


Кыргыз 82
М.23

МАНАС

КЫРГЫЗДАРДЫН
УЛУУ КАНЫ



КЫРГЫЗ ЭПОСУ

УДК 398
ББК 82.3 (2 Ки)

М 23



Китеп «Кумтор Оперейтинг Компанинин» каржылык колдоосу менен чыгарылды.

Орто жана жогорку мектеп жашындағылар үчүн

Адабиятташтырып иштеп чыккан *Виктор Кадыров*
Которгон *Эсентүр Кылышев*

М 23 **Манас — кыргыздардын улуу каны:** Орто жана жогорку мектеп жашындағылар үчүн / Текст: В.В. Кадыров; Котор. Э. Кылышев; Сурөтчусу А. Абдылдаев. — Б.: Раритет, 2010 — 56 б.: ил.

ISBN 978—9967—424—74—6

«Манас» эпосу — кыргыз эл чыгармачылыгынын улуу мурасы. Ал көлөмү жағынан дүйнө әлдеринин белгилүү эпикалық чыгармаларынан бир топ эле чоң. «Манас» эпосу ЮНЕСКО тарабынан адамзаттын уни-калдуу чыгармаларынын катарына киризилген.

Әпостун каарманы Манас — әрдиктин, ақылмандыктын, айкөлдүктүн белгиси, ал атталган сапаттары аркылуу кыргыз элинин көптөгөн муундарына улгу болуп келет.

Колунуздардагы повесть 2005-жылы «Раритет» басмасы тарабынан чыгарылган «Манастин жаш көзі» китебинин уландысы.

Повестте Тянь-Шанды кытай төбөлдөрүнүн бийлигинен бошотуу, кыргыздардын Алтайдан Тянь-Шанга көчүп келиши тууралуу окуялар баяндалат.

Манас кыргыз элинин душмандары менен гана эмес, ошондой эле ажыдаарлар, жайчылар, сыйкырчылар сыйктуу фантастикалык каармандар менен да кармашат.

Орто жана жогорку мектеп жашындағы балдар үчүн жазылган.

Китеpte белгилүү сурөтчү А. Шубиндин «Манас» эпосуна тарткан сурөттөрү пайдаланылды.

А 4702300510—10

УДК 398
ББК 82.3 (2 Ки)

ISBN 978—9967—424—74—6

© «Раритет» басмасы, 2010

Мазмуну

Манастын кайтып келиши	6
Жайсандын ыры	10
Текес кандын сыйкырдуу аскери	13
Кыз Сайкал	17
Чыгыштан чабуул	22
Капчыгайдагы кармаш	25
Алтайдан көчүү	29
Алооке кан	32
Шоорук кан менен болгон согуш	36
Алмамбеттин тарыхы	39
Манастын жаңы тууганы	42
Санирабийга	46
Манас менен Санирабийга	50
Каныкей	52





A. Argun

Ж

ун жарымы болуп калган. Өзөндүн колтугундагы айыл катуу уйкуда. Калың коюлган жаздыктарга чыканактап, бир калыптағы суунун унун тыңшаган Жакып байда уйку жок. Анын кулагына бирде аттардын дубурту, бирде кыйкырык-чуу, бирде бирөөлөрдүн кобур-собур ундөру угулансыйт. Ал ақыркы күндөрү баласы тууралуу көп ойлончук болуп алды.

Тун баласы Манастын үйдөн кеткенине мына уч жылдын жүзу болду...

Кытайларга каршы кыргыздарды көтөрүп чыккан, он алтыга толо элек Манасын эл кан кылып шайлап алган күнду эстегенде Жакыптын көөнү көтөрүлө түшөт.

Ошондон тарта кыргыз жергесинде бейпил турмуш өкүм сүрүп, эл жыргап эле жатып калышты. Бирок, Жакыптын ичи түпйүүл, кытай көрбенин колго түшүрүп, алардын аскер башылары Нескара менен Нуукердин жоокерлерин тал-калаган кыргыздарды Кытайдын улуу каны Эсенкан тынч коет дейсиңи.

Анан эки жыл өтүп-өтпөй, кыргыздарды кытайдын жуз мин аскери киптап келатат деген кабарды укканда, бай Жакып баягыларга жооп бере турган мезгил жеткенин түшүнүнди. Кыргыздарга тамыр уруулардан жыйырма алты мин кол күрап, душмандарын чилдей кууп, мында да баласы Манас өзүнүн көкжадыгын көргөзду. Ал кытайларга кууш капчыгайды бүктүрмө тосту. Төрт тарабынан курчалып, жан айласын таппаган кытайлардын бири уу ичин, бири канжарына сайындып дегендөй өлүп куттушту, качып куттушту. Манаска мында да Кудай эгэ болуп, жардамга келди...

Бай Жакып онтолоп башка кипталына оодарылды, күдүк ойлор дагы эле тынчын алат. Ошондогу кармаштан кийин уулу кытайлардын жакынкы шаарларына журушкө чыгыш керектигин айтып эле тынчыбай калды. Дангуу, Жаркент, Кучөр, Кашкар, Турпан... өндөнгөн шаарлардан Чыгыш Туркстанда он бири бар, алардын эң чоңу Дагалакты башкарып Эсенкандын жөкөрү Кырмус отурат, анын аскерлери да сан жеткис. Манастын ойлогонун бербеген бир мунөзү бар, кой деген сайын кайра күчөйт. «Качан өлөбүз деп, калтырап-титиреп отура бермек белек. Алар баары бир бизди тынч коюшпайт. Андан көре жай жатышканда капыстан өзүбүз басып алалык», — деп кыргыздардын жаш каны элин угуттейт.

Ошондо элдин баары кеторулуп, журушкө чыкмай болушту. Манас кары-картаңдар менен жаш балларды мал караганга, айыл кайтарганга, элге тәэк болгонго деп таштап кетти.

Манас журушкө кетээр менен кыргыздар дөөлөр менен алптарды женишиштири, кыргыздар кытай төбөлүнүн биригинин аскерлерин талкалашыптыр деп бутундөй Туркстан дүн түшүп жатып калышты. Буга бай Жакып кубанып деле ийбеди: «Ой, мунун баары ақыр тубу жакшылыкка алып келбейт. Кытайдын падышасы жөн эле моюн сүнүп бере койчулардан эмес го...»

Бир маалда Жакып суунун бир калыпта аккан унунөн башка доошту эшиитти. Өйдө болуп, тыңшап калды. Чын эле аттын дубурту угулду, кимдир-бирөө атын устөкө-босток камчыланып, айылды көздөй шашып келаткандай.



Манастын кайтып келиши

Кирпигинен тартып койсо жыгылчудай болуп чарчап-чаалыккан чабарман уулуунун журуштөн кайтып келе жатканын, өзү менен кошо колукту алып келе жатканын айтып, сүйүнчтүү кабар алып келди.

Ошентип, байдын эли күн чыга электе эле, бири мал союп, бири очокторго от жагып дегендей кан баланы тосуп алууга да-ярданып калышты.

Бай Жакыптын боз уйунун жанына кийиздери апакай, чачылары желге учкан, тур түстөгү жильтер менен коздолгон аябагандай чоң боз уй тигиши.

Туш ченде элдин уу-дуусунан улам тышка чыккан Жакып, көзүн кундөн калкалады да, ашуудагы асабалары шамалга желбиреп, селдей аккан көп атчанды көрдү. Эл көргөн көздөрүнө ишенибай бир саам дымып калды, кырды ашып келаткан атчандардын дегеле түгөнөр туру көрүнбөйт, алар тушуп келаткан коктунун ичи кылкылдан аскерлерге толуп чыкты.

Бир кезде Жакып: «Манас, каралдым!» — деген сүйүнчтүү кыйкырыкты укту, карган Чыйырды курал-жарактары, кийген кийимдери алтын, кумуш менен чегеленген жоокерлердин коштоосунда келаткан Манасына этек-женин узө басып чуркап калды.

Жакып атынан ыргып тушуп, энесин карай жүгүргөн уулун карап турду, учжыл мурун журушкө кеткенде Манас жаш бала эле болчу, эми ал тиши кагып, эрезеге жеткен азamat болуп калыптыр. Байдын артында Абыке менен Көбөш агасын чочулап карап турушту.

— Ата, жениши менен келдик! — деди Манас атасына жакындай тизе бугуп. Баласын сагынган Жакып аны өзүнө имерди.

— Биз да силердин салгылаштар жөнүндө кабардар болуп аттык. Бирок, өзүндүн оозуунан укканга эмне жетсин. Эмне күн болуп кетет деп журөгүбүз



тушуп эле атты, сени көрсөк дегенде ак эткенден так эттик, Манас. Баса, келинчегиңди көрбөйм го?³

Манас өзүн коштоп келаткан жоокерлердин бирин бурулуп карады эле, анысы аттан ыргып тушуп, туулгасын баштан алганда, калтардай болгон чачта-ры ийнине төгүлүп калды. Кыз аябагандай сулуу эле. Керилген жаадай кашта-ры, узун кирпиктери, ак куунукундай моону ага өзгөчө бир көрк берип турду.

Манас кыздын колунан жетелеп, ата-энесине алып келди.

— Караберк, алыскы Лоб-Нор көлүнүн жээгингеди Дангу шаарынын баш-чысы Кайып даңдын кызы. Кайып даң да жоокерлери менен ушу жерде. Ал азыр биз тараптык. Аны менен биз жакында эле согушканбыз. Лоб-Нордун суусу канга боелгон катуу кармашта, калмактар да, биз тараптан да көп жоо-керлер набыт болду. Кайып даң арстанчасынан кармашты, согушка анын бал-дарды гана эмес, кыздары да катышып, Караберк жаа менен атып Бакайды жа-радар кылды, мaa да канжар көтөрдү. Көптө барып гана женишке жетиштик. Бирок, мен Караберккө, анын сууулугуна женилип, Кайып даңга күйөө бала болдум да, анын жерлерин кайтарып бердим, — деди Манас.

Ал нөкөрлөрүнө оорукту ушул жерге орнотууну буюрdu эле чабармандар аскерлердин бир башынан экинчи башына чапкылап жөнөп калышты. Бат эле боз ўйлөр менен чатырлар тигилип, очоктордо оттор жагыла баштады. Тынч жашоого көнгөн Жакып, кумурсканын уюгундай болуп быкылдаган бул элди урпөйүп карап турду.

— Азыр менин жоокерлеримдин саны алты жүз мингे жетти, ата, — деди атасынын бир эссе таң калып, бир эссе абдырап турганын байкаган Манас. — Үрбу, Көкчө, Жамғырчылардын баары тен жакшы колбашчылар. Эмне дээриңди айттырбай туруп эле билишет, аナン ушулардын баарына баш-көз болгон ақылман Бакай аbam бар. Өзүмө кандай ишенсем, а кишиге дагы ошондой эле ишненем.

— Ал бир тууганым кайда журөт, анын атасы каякта? — деп Жакып өзүнүн улуу агасы Байды издеپ, шашып калды.

— Агаңыз бир жыл мурун Кашкарда каза болду, ата, — деди Манас кай-гылуу. — Биз Эсет өлкөсүн баш ийдирип, Маңгыт шаарын алганыбызда ал биз менен болчу. Бир тууганыңыз Орозду менен Байдын балдары Бакай, Тайлакты каммактардын туткунуунан биз чогуу бошотуп алдык. Абам ырыстуу киши экен, балдарынан топурак буюруп, жерге ак кепинделип көмүлдү.

Жакыптын боз ўйүнө жаны атчандар бастырып келиши. Алардын бири кудум эле Байдын жаш кезин элестетет, алл мучөлүү, бакыбат жи-гит экен. Токтоо, бир көргөн адам көздөрүнөн ақылмандыкты баамда-бай койбойт. Жакып аны «Бакай!» деп тааныды да, көзүн экинчи атчан-га бурду. Башын ак чалып, сакалы куудай болуп, бети-башын бырыш аралаганы менен Жакып аны да илгиртпей эле тааный кооп, «Ороздук аба!» деп бир кыйкырып алды да, энтеңдеп шашып калды. Жакыптын

өзүнө болсо Ороздунун ойсоктогон он уулу салам айтып, бири бирин турткулөп, жетип келишти.

Балдардын чуусуна карабай Жакып менен Орозду сагынгандары канган-ча сүйлөшту. Бир туугандарды кытайлар чилдей тараткандан бери канча гана мезгил откөн жок. Улам бирдемени сурашып, деле кептери канаш эмес. Анын ортосунда Жакып баласын да уккусу келди эле ал колун жайып:

— Адегенде той болсун, канткен кундө да кайнатам Кайып даң өз кишилери менен бул жерде эмеспи. Анын устунө согуштан чарчаган жоокерлерим да ойноп-кулуп, эс алсын. Комуз чертилип күү ойнолсун, кыздар ырдал обон со-зсун. Биз да өз жергебизге кайтып келатып, ушулар жөнүндө кыялданганбыз...

Ошентип, сурнай-кернейлер жаңырып, комуздун кулагы күүгө салынып, обондор көкте ағылып той да башталды.

Бир бирине кыналашып, зор бактыга кубанышып Манас менен Карабөрк бир чыбыкты кармап турушту. Жакып алардын чыбыгын колуна алып ортосунан сындырды да, кайра экөөнө карматты. Экөө чыбыкты алыс ыргытышты. Илгерки замандарда келишимдин бузулгустукун ушинтип бекемдешкен.

— Эми сiler тубөлүк жубайсыңар! — деп Жакып жарлык кылды да, миңдеген элдин «Манас! Карабөрк!» деген кубанычтуу кыйкырыгын асказоолор жаңыртып, алышка кайталап алыш кетип жатты.





Жайсандын ыры

Жаистын үйлөнүү тою он кунгө созулду. Селкинчек тепкен жигиттер менен кыздардын ырлары алда кайда жаңырат. Энишке түшкөн, күрөшкө түшкөн баатырларды сүрөп кыйкырган эл бир жагында кыйкырып дуулдаса, бир жагында айтышка түшкөн акындарды сүрөгөн эл кыйкырып дуулдайт.

Биринчи куну эле журуш жөнүндө укусу келген атасына Манас:

— Бу дүйнөдө ар кимдин бешенесине ар нерсе жазылган турға, ата. Мен эли-жеримди душмандардан коргоо учун туулган көрүнөм. Сүйлөгөнгө анча устат эмесмин, андан көрө менин жолдошумдун ангемесин ук, — деп Жайсанды көрсөттү.

Кудай таалам бул жоокерге акындык өнөрдү ченебей берип койгон экен, эмне тууралуу эргип ырдабасын, уккандарды дубалап койгонсуп, баарын унуктарып өзүнө арбап алат. Аны күн кур калтыrbай ортого алыш, Манастын журушу жөнүндө айттырып, тажабай уга беришет.

Чогулган эл демин ичине алыш, кыргыздын акылман да, баатыр да каны Кошой жөнүндө, анын сыйкырчылыгы жөнүндө, ошол сыйкыр өнөрүнүн кучу менен кан Кошойдун Дагалактын шаар башчысы Кырмусуга айланыш, Манастын шаарды алганына жардам бергендиги жөнүндө утуша турган. Акын кыргыз жоокерлеринин Эсет өлкөсүндөгү катуу кармашы жөнүндө, Мангыт шаарын кантып басып алгандыктары жөнүндө, Орозду менен Бакайга жолуккандары жөнүндө, анан Байдын кайтылуу өлүмү жөнүндө эргип-эргип баян этет.

Жайсан салгылашты айттып киргендө тим эле жер титиреп жаткандай сезилип кетет. Жайсан Манастын аскерлеринин тогуз кун-тогуз түн катары төбөдөн күн куйкалаган ысык чөлдө кетип баратканын айттып киргендө уккандардын тили кургап, чеке ылдый шоргологон терди өздөрү кошо ичкен сымак сезилип



кетет. Ырчынын элди арбаганы арбаган. Чымындары чычкандаі, чычкандары дәбөттөй, булактарынан бермет таштар атып турган, калың өскөн чөптөрүндө чондугу тай казандай болгон ташбакалар жылып жургөн сыйкыруу Аспаан өлкөсүнө жеткенде, уккандар ал жерде Манастын жоокерлери эмес эле өздөрү жургөнсүп кабактары жарылат. Манастын алты жаа аткычын жалгыз көздүү дөө туткундал алганда көптөрүнүн оозунан сөзү тушуп, не кыларын билбей калышат. Көбүнүн көз алдына көөдөй каранғы таш үнкүр, андагы жалгыз көздүү дөөгө колго түшкөн алты жаа аткычтын аянычтуу тагдырлары тартыла тушет. Алардын бири Кутубий дөөнүн жалгыз көзүн агыза сайып, туткундан качып чыгышканда эл женилдене ушкүрушөт. Жайсан Жакыптарга аябагандай эле узак ангеме куруп берди, чурөктөй аялдары, ит күйруктуу эркектери бар итал өлкөсү туурасында, Манастын аскерлери согушкан даңгыт өлкөсүнүн башчысы Дубурекандын тоодой болгон замбиректери туурасында кеп салды.

*Үркөрбоо деген замбирек, он эки билге тарттырып,
Атаардан мурун дүп этип, он эки куржун дарыны,
Оозуна күйган түтөтүп, отуз балбан аран зор,
Октогон огун күчөшүп. Замбирек атып калганда,
Даңгыттар шаары титиреп, түтүнгө толуп көк бети,
Тарс эткен анын күчүнө. Отуз шаар угул бул үндүц,
Ойдо жок жерден бүлүндүц. Обу жок аскер топтолуп,
Даңгыттар бүтүн козголуп, Манасты каптап жүгүрдү...*

Ар куну Жайсан ырын баяндын эң кызык жерине келгенде токtotуп койот. Ырчи окуяны аягына чыгарса деп ак эткендөн так эткен элдин капшыты чыкпай, уккандарын бир-бирине кайталап айтышып, эртенеки кунгө чейин аран чыдашат.

Жайсан Манас менен анын жоокерлеринин кытайларга салган урушун өтө эргип баян этет. Анын үнү ошол салгылаشتагы кылыштардын үнүн элестетип, эл ошол кызыл кыргын кармашты кадимкideй көрүп турат.

*Качкан жоонун артынан, аламанды кара журт
Коюп кетип баратыр, айбалталап чокусун
Оюп кетип баратыр, алтымыштан-элцүдөн
Союп кетип баратыр, кара канга камбылдар
Тоюп кетип баратыр. Качкандары кутулуп,
Калганы калды тутулуп, түмөн кытай кол качты
Дүнүйө жузү бузулуп.*

Жайсан Манастын согуштук жортуулдарынын баарын келишитирип айтат, эл да анын ырларын укмайынча бирдемеси жетишпегенсип туруп алышат.



Текес кандын сыйкырдуу аскери

Чын эле Жакып менен Чыйырдынын кубанычы көпкө созулган жок. Алардын уулу үйлөнүү тоюнаң көп өтпөй эле жоокерлери менен кайрандан жортуулга жөнөдү...

Аккуласын алчаңдатып минип, эр жүрөк жоокерлери курчаган Манас эмнегедир ойлуу.

— Мен баары бир атам ойлогондо Алтайда мал багып жашай албайт болчумун! — деди ал жанында келаткан жан жолдошу Кутубийге. — Качан келип кытайлар Караваарды капитап, бизди койчосунан мууздал кетет эле деп күтүп отура бермек белек.

— А мен бизди чалгынга Жакып бай жиберген экен деп ойлогом, — деп жооп берди Кутубий, — Алтайдан кочуп Ферганага жакындайлык деп акса-калдар чечишпеди беле.

— Аның чын, аларды эптеп көндерүш оной болгон жок! Анжыянга жол Текес кандын жерлери аркылуу өтөт, Чуйду болсо Акунбешим башкарып турат. Нарын жерлери анжыяндын төбөлү Алооке кандын колунда. Ташкенде Панус кан отурат. Алардын бири да кыргыз аскерине кубана койбойт. Илгери чоң атам Ногой өзүнө баш ийген алыссы Лоб-Нордон Ташкен талааларына, Чуй өрөөнүнөн афган жерлерине чейин тынч эле өтүп кете беруучу экен. Эми биз кыргыздын ошол жерлеринин баарын кайрып алышыбыз керек, — деген Манас кайрадан терен ойго батты. Ал ордунан көчкүсү келбеген атасын эстеди. Жакып Анжыян Бээжинден Караваарга караганда алысъраак экендигин укканда гана көчкөнгө макул болду.

Капыстан эле кыргыз аскерлери ордунда туруп калды да, көп өтпөй Айдаркан казак баштаган колбашчылардын кичине тобу Манаска келишти. Алардын абдыраптап калгандай түрлөрү бар.

— Манас, — деди Айдаркан эмне дээрин билбей, — чалгынчылар Терс суусунун аркы бети толо аскерлер турганын айтып келиши. Бир кундуң жолдун баарын душмандар ээлептири, булар менен салғылашканга күчубуз жетпейт, кайра кетсекпи?

Манас колбашчыларын қаардуу карады:

— Кармашпай эле артка кетеңиз дегилечи? Ушул кантип оозунарга барды? Душмандан қачып жөнөгүдөй же аял болbosонор! Мынчалық аскер жыйылган соң қытай менен калмактар бизге эртең эле кол салышат, анда кайда қачасыңар?! Же чычканчасынан жерге кирип кетесинерби? Же көккө чыгып кетесинерби? — Ачууланган Манас Аккуласын теминип, алдыны караң чаап жөнөду. Бакай да анын артынан атына камчы урду.

Алар бир топ журуп отурушуп, ар жагында Текестин жери жаткан Моялдуунун қырына чыгышты. Манас менен Бакай өрөөн толо быкпирдай кайнап, согушка даяр турган аскерлерди көрдү. Саадагы жебеге толтура жаачылар окторун жамғырдай жаадырганга даяр эле турушат. Жогору көтөрүлгөн асабалар ары-бери шамалга желбирашет. Колдоруна чокморлорун бек кыскан дөөлөр элден бөлүнуп, ар кай жerde бир көрүнүштөп. Аскерлердин аяк-башына көз жеткидей эмес.

Баарынан да таң калтырганы, алар кенедей да күймыйдап койбойт, дарыянын шоокумунан бөлөк же бир ун чыкпайт.

Бир кезде дөбөнүн ары жагынан жалгыз атчан көрүнду да, найзасын сундуруп душмандын катып калган жоокерлерин көздөй чапкан бойдон жөнөду. Кейипи, Айдаркандын чалгынчыларынан болсо керек. Манас ал баатырды чочулај карат турду. Ал найзасын ыргытаары менен эле баары тен күймилга келди. Жакын турган жоокерлердин баары жүздөгөн найзаларын аны көздөй ыргытып калышты. Ал ат-маты менен кошо кулады. А жоокерлер болсо, бирөөнүн куурчагы сыйкантанып, кайрадан катып калышты.

Буга таң калган Манас менен Бакай орундарынан жылган жок. Убакыт өтө берди, жоокерлер болсо баягысындай эле катыганы катыган, бир гана тоо суусунун шары жымжырттыкты бузат.

Бакай буруулуп:

— Сен ушу жерде туруп тур, мен барып карап келейин. Мунун бир табышмагы бар, — деп Манаска кайрылды.

— Өтө эле жакын барба, — деп эскерти Манас.

Бакай өзүнүн Көкчологун тасқактатып чапкан тейинчे душмандардын жоокерлерин беттеп жөнөп калды. Жебе жете тургандай жерге барып, атынын оозун кайра бурду да, жоокерлерди бойлой чаңызгыта чапты. Аны эч ким кууган да жок, эч ким ага ок аткан да жок. Бакай атынын башын кайра буруп, эми түз эле жоокерлерди беттеп жөнөду. Жакындаш барып Бакай найзасын көтөрдү эле, миң-миндеген жоокерлер аны туурап найзаларын көтөрүштү. Баатыр атын токтотуп: «Кана кармашка чыккыла, ары жоктор!» — деп кыйкырды эле,



мин-миндеген жоокерлер аны туурап күчүнүн барынча кыйкырышты. Бакай кылышын сууруп алыш башына ойнотту эле, мин-миндеген жоокерлер аны туурап кылыштарын сууруп алыш баштарында ойнотушту.

Бакай бирдемеге нааразы боло кубурөндү эле, мин-миндеген жоокерлер аны туурап кубуронуп калды. Ошондо кыргыздын баатыры дагы былкылдап кулду эле, мин-миндеген элдин күлкүсү угулду. Бакай атынын башын буурup, Манасты карай жай бастырды.

— Бул жерде сыйкырчылык болгон экен. Бул сыйкырланган жоокерлер менен кармашсак, он болбайбуз! — деди ал Манаска. — Биздин аярларыбызга кайрылбасак болбой калды.


Бул өнөрдү Кошой кандан уйрөнүшкөн сыйкырчылар дубаларын көпкө окушту. «Текес канга жардамга аябагандай чоң сыйкырчы Куюс жардамга келген экен. Ал камыштарды, чийлерди жоокерлерге, бак-дарактарды алп дөөлөргө айлантыптыр. Алар кузгудөгүдөн бетер бардык кыймыл-аракеттерди туурашат. Буларды бир да тируг жан жеңе албайт», — дешти алар.

Манас ойлонуп калды. «Өрттөө керек! Камыштар да, чийлер да оттон коркот эмеспи!» — деди ал ичинен.

Манастын жоокерлери душмандын аскерлеринен көп алыш эмес жерге от жагышты. Табыттын күчтөрунө алы жеткен аярлардын бири катуу шамал чакырды. Ал отту душмандарга учурup барып, ал жердегилердин баары алеки заматта чатырап күйдү. Алоолонгон оттун жалыны тилин соймондотуп, тегерек тим эле тозоктун отуна түшкөндөгүдөй болуп кетти.

От өчуп, тутун тараганда алыштан Текес кандин шаары будөмүк көрүндү.





Кыз Сайкал

Сыйкырдуу жоокерлердин баарын жок кылган чоң өрттөн кийин шаардын капкасы ачылды. Кандын төгулушун каалабаган шаардыктар дарбазаны өздөрү эле ачып беришти. Бул туурасында канга кабар айтканы баргандар Текес менен сыйкырчынын өлүп жатканын көрушту. Колго түшөм деп жүрөгү түшкөн Текес аярды жара тартып, өзүн канжары менен жүрөккө уруп өлгөн экен.

Үрпөйушкөн шаарлыктар бурч бурчта ушул туурасында, анан кыргыздардын колбашчысы Манаас элди талап-тоногондор болбосун деп катту буюрганын шыбырашып журушту. Буга кыргыз аскерлеринин ичиндегилерден нааразы болгондор да кезикти.

Баарынан да шаардыктарды тан калтырганы, Манастын каныңарды өзүнөр шайлап алгыла дегени болду. Ошентип бутундей шаардагы эл чогулуп, ар кимди сунуш кыла баштashты эле, бул орунга өздөрүн татыксызыбыз деп бир да бирөө макул болгон жок. Акыры кан болууга сексендерге чыгайын деп калган Карада чалды көндүрушту.

Карада макул болуп калганда эле анын чуректөй сулуу кызы Сайкал келлип калды. Көзү айнектей, кызыл бети нурланган жан экен. Ал атасына басып келди да:

— Бул эмне кылганын, ата? Карада эл башкарғың келдиби? — деди.

Кызым каршы болсо, маа каяктагы кандык дегенсип Карада колдорун жайып калды.

Эмне дээр экен дегенсишип, чогулган эл Манасты карайт, ал болсо кызды бир қарап койду да, унчукпай калды.

Карада элге кайрылды:

— Силер мага бийлик бермекчи болдунар эле, ошон учун силердин

ОШСКАЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
инв. № 959663

каныңардын ким болоорун өзүм чечип берем. Каныңар Тейиш болсун!

Тейиш он сегизде болгону менен ақылдуу да, чечкиндүү да жигит эле. Бирок, ал Текестин иниси болгондукттан эл анын атый албай турушкан.

Кан көтөрүлгөн Тейиш ат чаптырып, чоң той бермей болуп калды. Баш байтеге төрт жүз ат, уч жүз уй, жүз төө сайылды, эң ақыркы келгенге эки ат, бир төө дешти. Манас да Аккуласын бул эки күндин жерден кое берилүүчү жарышка кошмой болду.

Бул мезгилде ортого балбандар чыгышты. Казактар өздөрүнүн балбаны Байкапты қыргыздардын балбаны Көкжоруга каршы алыш чыгышты. Манастын текестиктерди талап-тонобогула дегенине ыза болуп калышкан казактар Байкап Көкжоруну бат эле женип, қыргыздарды жер каратабыз го деп ойлошкон. Андай болбоду, Көкжору Байкапка итегидей тиidi да, тигини илгиртпей жерден көтөрүп алыш, ордунда уч тегеренип туруп жерге таштап койду эле, казактардын жаман көздөрүн сезген қыргыздар кыйкырып эле жатып калышты.

Эми баатырлардын эр сайышы башталды. Ортого калмактардан устуне кийген чарайнасы, туулгасы күн нурларына жарк-журк этип чагылышкан жаш баатыр жигит чыкты. Минген атын ойноктотуп, колундагы найзасын ары-бери өкчөп каршылашын күтүп калды.

Казактар калмактарга каршы чыккылары келген жок, қыргыздар болсо бул кармашта ким-биреөнүн набыт болоорун ойлоп, бир топко маалкатьшты.

Эч кимдин чыкпасын сезген Манас ордунан козголуп:

— Абаке Бакай, мага Аксаргылды алыш келишсин, бул сайышка өзүм түшөм, — деди.

Кара буулттай тунөрүп, жоокерлерине аябай ачуусу келген Манас, зоот кийимдерин кийип, атына минди.

Белги берилээри менен эле эки баатыр аттарына камчы уруп, найзаларайн алдыга сунган тейден зымырап жөнөштү. Аттардын дубүртү алда кайдан угулат. Үламдан-улам баатырлардын ортосу жакындай берди. Манас ичинен: «Бир кагып, атынан кулатып тушуруу керек!» — деп душманын алдыртан байкап келатты.

Манаска каршылашынын сүйкайган сулуу жузү, нур чачыраган көздөрү эмнегедир тааныштай сезилди. «Сайкал!» — деп тааный койду да, кызды мөрт кылбашты ойлоп, найзасын буруп жиберип, ақырын гана ийинге кагып койду.

Сайкал Манастын найзасын кагып жиберди да, как журөктүн башы деп далдап туруп төшкө сайып өттү. Найза чорт сынып, учу сол колтугун тешип өтүп, аркасына чыгып кетти. Чаяйнасынын бучулөрү чечилип, баатырдын сол капиталына кан жая берди. Манас Аксаргылдын жалын тутамдап, ээрден ооп калбай аран эле турду. Сол колунун чыдатпай ооруганына карабай Манас соо колу менен Сайкалдын зоотунан алыш, аны аттан алыш түшмөкчү болгондо, кыз баатыр айбалта менен буруулуп туруп чаап калды эле, Манас арандан зорго калкан тосконго улгурду.



A. Riquet

Сайкал чапкан кезде Манастын колундагы куралы ыргып кетти. Бучулөрү чечилген чарайнага кошуулуп соот-шаймандары тушуп калды. Ээрge байланган айбалтасын алып чапканда, Сайкал да калканын тосуп коргонду, бирок башын-дагы туулгасы ыргып тушуп, капкара олон чачы ийиндерин жаап калды. Таң калган эл чуудап жиберди:

— Бу кыз тур! Бул Карабанын кызы Сайкал тур!

Колунда курал-жарагы жок Сайкал баатырдын ийнинен оркоюп чыгып турган найзанын сыйыгын кармап, Керкөкулун теминип калды.

Ошол замат аларга Акбалтанын уулу Чубак чаап жетти да, Манасты Сай-калдан араң дегенде боштууп алды. Чубак ээрден оогон Манасты ондоп, Сай-калдын атын башка кагып ийди эле, жалт берген Керкөкул устундө ачуусунан чаңырган Сайкалды четке алып чыгып кетти.

Ушул маалда аларга:

— Бир кызды экөөләйсүнөрбү, кыргыздар! — деп казак Дого чаап келди.

— Булар жулмалашмай эмес, эр сайышка чыгышпады беле! — деп кый-кырды Чубак.

Кенедей чатак калмактардын, казактардын, кыргыздардын ортосундагы чоң чырга айланып кетээрин сезишкен Айдаркан менен Бакай кармаш болгон жерге шашышты. Алар тигилерди тынчтып:

— Калыс болуп бериниз! — деп Тейиш канга кайрыльшты.

Жаш кан: «Той өтүп жаткан жерде таарыныч дегенди койолу!» — деп кар-машты токтолуп, өз калыстыгын кылды.

Манасты атынан тушуруп, жерге жаткырышты. Бакай найзанын сыйыгын сууруп алганда, жарааттан кан шүйшүндөп ағып кетти. Тегеректеген жоокерлер буга жүрөктөрү тушуп, колбашчысын үрпөйүп карап турушту.

Бакай жараланган баатырга бир дары берип ичирди эле, кандын акканы токтолуп, жараат айыгып калды. Манас көзүн ачып, эки жагын карады.

Анан Бакай менен Айдаркандардын айтканына көнбөй, атына минип кай-радан кармаш талаасына чыкты.

Манасты кайра көргөн Сайкал арстанчасынан бакырып, атынын оозун кое берген тейинче качырып калды. Найзалар кайрадан кагышып, соот чарайна-лардан от учат. Бириңчи кагышканда эле Манастын Аксаргылы очорула түштү. Ошондо Манас да бир жолу алдында алышса ат чабышка айдалган Аккуласы жоктугуна өкүнүп калды. Сайкалдын найзасы чарайнадан тайып келип, Мана-стын акырекине кирип кетти.

Сайкал капыстан эле атынын башын бурду да, чапкан бойdon калмактар турган жакка кетип калды. Манас артынан кууп жөнөдү. Калмактар жарылып Сайкалды өткөрүп жибериши да, Манас жеткенде кайра жабылып калышты.

Ачуусу каттуу келген Манас:

— Сайкал, бери чык! Эр сайдыштын акырына чыгалык! — деп кыйкырып, калмактардын алдында атын ойноктотуп ары-бери айланып журду.

Кыздан жооп болгон жок. Ал атынан акырын тушту да, атасынын жанына барып туруп алды.

— Тейиши кан, Айдаркан, дагы бир топ колбашчылар Бакайга келишип:

— Кармашты токтолотулук, байгени Манас алсын! — дешти.

Бакай кандын чечимин баатырга угузду:

— Манас, сен жендин! Токсон ат, тогуз төө биздин байге!

— Абаке, мен тогуз жуз ат берейин, экинчи «Кармашты токtot!» — дегенинди кой! Аялдан женилип, элдин бетин кантит карайм?! Кармаштын акырына чыгышбызы керек!

Манас тынчыбайт экен деген калмактар Сайкалды кармашка кайра чык деп көндүрө башташты. Карада чал да кызын суроолуу карады. Ошондо Сайкал атын жетелеп, Аксаргылды ойноктоткон Манаска чыгып келди:

— Тынчтан баатыр, сен жендин! Сайкалды эстеп журушун учун Керкөкулумду белекке ал.

Манас кыздын нурланган тунук көздөрүнө каршы тура алган жок. Бат эле ачуусу тараф кетти. Ал атынан ыргып тушту да, Сайкалды колдон алыш:

— Белегиңе ыраазымын, Керкөкул өзүндө эле калсын! — деди.

Кечки той, дүйүм тамак баарын жараштырып койду, майрам эртеси да уланды. Жигиттер чаап баратып тыйын эңмейде мелдешти. Аркан тартмайды эмгектеп алыш жер тыткан таздар көрүп турган элдин баарынын боорун ээип салды. Көп өтпөй алыштан уюган чан чыгып калды, кечэеки кое берилген аттар жакындаш калган эле.

Эң алдында Манастын Аккуласы келе жатты, алдыга мойнун созуп, кулактарын жаптырып малдан өзгөчө кызып алыштыр. Жаныбарым Аккула, кыргыздардын төбөсүн ошондо да бир көккө жеткизип койду.

Анан казактар дуулдап калышты, Айдаркандин Карасуру экинчи келиптирип. Кырк байгенин көп болугу Манастын жоокерлерине тийди. Өзүнүн байгесин Манас кыргыз, казак, калмактарга бөлүп берди.

Эр сайыштан соң Манас Сайкалды такыр көрө албай койду. Акыркы кечте гана, батышка боло турган журуштун алдында гана Манас кызды жалгыз жолуктурду. Ал сөздү көпкө чоюп олтурбай:

— Мага күйөөгө чык, Сайкал, — деди.

— Жок, Манас. Бизге андай тагдыр буюрган эмес. Бирок, бул экөөбүздүн акыркы көздешшүү эмес экендигин журөгүм сезип турат, — деди Сайкал ойлуу.



Чыгыштан чабуул

Чүй өрөөнү Тенир Тоолордун түндүк тарабынан орун алган. Кудай берип койгон эле жер, ошондуктан эл аны илгертен эле Сары Өзөн Чүй деп Алтынга салыштырып айтышат. Чыгыштан батышка аны тепчип өткөн жол алысъы-алысъы талааларга, Каракум, Кызылкум чөлдөрүнө, улуу дайра Эдилге чейин алып кетет. Түндүктө чычкан мурду аралагыс то-кйолор жатат. Чыгышка кетуучу жол Тянь-Шань тоолорунун ортосунда кысылган Бoom капчыгайына алып келет. Капчыгайдын тубундө өзүн таштан таш-ка ургулап күмүштөнгөн Чүй дайрасы агып жатат. Кербендердин жолу кээде келип сууга түшсө, кээде аска бооруна чыгып мына ошол курпулдөгөн дайраны ээрчиp отурат. Ал жол тоо ичинде туруп калган Кер-Көлгө, анан Көк тиреген тоолордун борборуна алып барат. Ошол жол менен жүрүп олтуруп Ат-Башы, Нарынга, алысъы Алтайга, жада калса Тибет, Кытайга жетуугө болот.

Ошол Бoom капчыгайына жеткичекти, Көк тиреген тоолордун этегинде байлык-кучу ашып-ташкан Акунбешим кандын борбор калаасы Баласа-гын жайгашкан. Көздүн жоосун алган кан сарайды бийик сепилдер, алардын тубундө суу толтурулган терен коолор курчап турат. Сарайдын жанындағы мунаранын чокусунан кандын жоокерлери ар тараапка байкоо кылып турушат...

Кундердун биринде кароол башы Дангу Бoom капчыгайынан чыккан кара-анды көрүп калды. Капчыгайга чейинки жол деле бир топ, бирок Дангу ал ка-раандын сарайга маанилуу кабар алып, катуу шашып келаткан чабарман эке-нин баамдады. Дангу темөн карай буралган тепкич менен шашыла тушту. Му-наранын тешкитеринен сыйылып кирген жарык болбогондо, тепкичин бар-дык булун-бүйткасына чейин билбегенде Дангу эбак эле мойнун кайрып алмак. Акунбешим акыркы кездерде чыдамсыздык менен чыгыштан кабар кутуп жат-кан, тезинен барып өзүнө билдируу керек.

Келген чабарман Кер-Көлдүн каны Оргодон кат алып келиптири. Анда: «Буруттардын аскери тоодо өскөн чөптөн да көп экен. Тезинен жардамга келбесениз өлүп калам го деп корком. Анда эле менин төгүлгөн каным Сиздин абиийринизде болот!» — деп жазылып, жардам суралыптыр.

Акунбешим чабарманга башын көтөрдү, ал жөн чабарман эмес болучу. Ак кийимдерине, бийик баш кийимине карап, анын аяр экенин билүү кыйын деле эмес эле.

— Кимсин, кайсы уруудан болосун? — деп сурады кан муруттарына чейин чаң басып, аябай чарчаган, жашы бир топко барып калган чабармандан.

— Ууу урматтуу каным, мен Каара сыйкырчынын уулу Култаң болом, — деди чабарман. — Ўйум Үч-Турпанды, бирок аны кыргыздар Алтайдан келип басып алышты. Мен сага Орго кандан кабар алыш келдим, Орго кан өзү кечээ набыт болду.

— Муну каяктан билесин, Култан? Сен кечээ Кер-Көлдөн алыс эмес белен? — деди Акунбешим көп түшүнө бербей.

— Менин сыйкыр тоголок айнегим алышты корсөтөт, — деп аяр ийнине асынган баштыгынан тоголок айнекти алыш чыкты. — Баарын көргөзгөну менен, жаман жери әттекени өзгөртө албай!

— Аярым, мага толугураак айтып берчи, — деп суранды кан.

— Мен кыргыздардын басып киргени жөнүндө эскеरтиш учун Көк ти-реген тоолордун кыр-кырлары менен качып журуп олтуруп Үч-Турпандан Текес канга бардым. Бирок, кандын колу көтөрүлүп чыккан Манастын бул кулдарын баса ала тургандай эмес экен. Анын аяры Куюстын да ага алышетпей, экөө төң набыт болушту. Мен Кер-Көлдүн каны Оргого жөнөдүм. Орго мобул катты беш күн мурун мага берген. Ал жардам сурал өзүнүн алты доотайына: Ат-Башы, Нарынга, Конур-Сазга, Чарынга, Тарагай менен Чатыр-Көлгө чабарман чаптырды. Биякка келатып Көтмалдыдан сардарың Кеймен-шахты алтымыш төрт миң аскери менен кезиктирдим. Мен аны Оргоканга жардамга жибердим, иш онунан чыккан жок! — деди Култаң жаш аралаш. — Кечө согуш болуп, Оргокан жеңилип калды. Өзү ошол жерден набыт болуп, уч жуз миң аскери жан айласын кылып, туш тарапка качып кетиши.

Оргонун аялы Санамкул эки баласын ээрчитип Манастын ордосуна барды. Он ат тарткан арабада Манаска тартуу деп алтын-кумуш, ар кандай белек-бечек, асыл таштар толтура жуктөлгөн. Баркыт, кызыл парча, түр кездемелер салынган. Санамкулду кандын визири Ыраман казак баласы экөө коштоп барды.

«Кааласаң мени өлтүрүп ташта! Бирок, балдарыма жансоога!» — деди Санамкул кыргыздардын колбашчысына. Аナン ал митаам Манас шаардан чыгып кетти. Ошондо көпчүлүгү ал тарапка өтүп кетиши. Ырамандын уулу Каратай да Манастын чоролорунан болуп калды.

— Азыр Манас кайда, Култан³ — деп Акунбешим чочулай сурады. — Ал келгиче даярданып алганга убактым барбы?

— Манастын аскерлери бөлүнуп-бөлүнүп кетиши, бир бөлүгү Айдаркан менен анын уулу Көкчөнүн башчылыгы астында Түп суусун кечип өтүп, Каркыра аркылуу Чабдар менен Чарынга бет альшты. Кыпчак Үрбу башкарған жуз элүү мин жоокер Кер-Көлдүн тундук жээги менен, Бакай менен Кыргыл башкарған жоокерлерге кошуулган Манас, көлдүн туштук жээги менен келатат. Алардын көздөгөнү — Баласагын!

Акунбешим кан катуу ойлонуп калды. Өмүрүндө биринчи жолу ушундай ишке кириптер болуп отурат. Көк тиреген тоолордун өрөөндөрүндө жайгашкан жерлерди ага, дагы башкаларга алардын аталары калтырып кетишкен. Бул жерлер Ногой кан менен болгон катуу кармашта колго тийген жерлер. Андан бери алтымыштай жыл өтүп кетти. Акунбешим, дагы башка кытайлар, калмактар ушул жерлерде туулушту. Бул жерлер алардын мекени болуп калганда кайра эле кайдагы бир кыргыздар чыга калып жатпайбы! Алар кайдан чыккан немелер? Аларды кой-ай деген киши чыкпайбы? Мынчалык колду алар кайдан жыйниашкан?

Акыры кан ойгонуп, өзүнө келгенси.


— Кашык каныбыз калганча салгылашабыз, кимди ким жеңээрин көрөбүз. Мандайга жазса, — Акунбешимдин уну калтырап чыкты, — согуш талаасында өлөөрбүз.

Баласагындын чоң майданында шаарга бет алган душмандар жөнүндө кабар кылып кернейлердин уну жаңырды.

Токсон чабарман кончуу шаар башчыларынан жардам сураган кандын каттарын алып ар кайда жөнөп кетиши.

Манастын алдын тороп Шамың шаа баш болгон он сегиз мин аскер, аларга кошуулуп Акунбешим кандын эң күчтүү сыйкырчы аяры Боон жөнөтүлдү.





Капчыгайдагы кармаш

Манас аскери менен Бoom капчыгайна жете берип, дайранын боюндагы кызыл тоонун этегинде топтошкон атчандарды көзу чалды. Манастын аскерин көрөөр менен алар да коктуга кирип, жок болушту.

Манас бутундөй аскери менен капчыгайга кириуну туура көргөн жок, ал жакта бүктүрмә болушу ыктымал эле. Тоо бетинен кулатылган таштар артка кете турган жолду бууп салмак да, Манастын жоокерлери кокту-колоттордо жашынган жаачыларга бута болуп бермек.

Манас бардык уруу башчыларынан турган кенеш чакырды. Чечимди өзү кабыл алганы менен, ал элдин пикирин угууну да туура көрдү.

— Капчыгайга кирсек анда эле өлгөнүбүз, — деди Ороздун уулу Чагатай келген эле жерден. — Тоо ичи жашынганга аябагандай ыктуу. Аскеризиди кырып алабыз.

Бакай аны жаман көзу менен карады.

— Мен мына отузга чыгып калдым, жаштарга караганда тажырыйбам да көбүрөөк, — деди Байдын акылман уулу. — Менин айтаарым бул. Чын эле тоо баштарында душмандын болушу мумкун. Аларга миң кишиден турган бир нече колдорду жиберебиз. Алар душманды таап, жок кылып келишет.

Манас бул сөздү эп көрдү да, Бакай баштаган кырк колду аякка жөнөттү.

Ошол кезде Ошпур чал, Кыргыл баштаган бир нече миң кол жыш токой-луу капчыгайга бет алды. Алар сактык менен дайраны бойлоп жүрүп отурушту, токой ичинде да жашынган душман болушу мумкун. Токойдон, капчыгайга кире бериштеги кызыл дөбөлөрдөн өтүштү, жоокерлер душман издеп тоо беттерин чочулай карап коюшат.

Анан эле күн куркурөгөндөй:

— Артка тарткыла! — деген ун капчыгай ичин жаңыртты. Жоокерлер бул ка-

пыстан катуу чыккан унгө чочуп кетишип, аттарынын жалына өбөктөй кальшты. Аларга тоо баштарынан таш көчкү журуп, азыр эле басып калчудай болуп сезилди. Бат эле капчыгайдын бурулушунан журөк тушурөөрлүктөй жандык көрүнду.

Бул бир адамдын тушунө киргис алп жаныбар болчу. Кара жалдары түйдөктөшкөн опсуз чоң башы, түпсуз жарга окшоп унүрөйгөн көздору, ар бири найзадай болгон болот тиштери, көзүнүн устундөгү, мойнундагы кыркалекей тарткан күрч мүйүздөрү кимдин болбосун журегун тушурёт.

Бир мезгилде күркүрөгөн, улуган ундер угулуп, ажыдаардын артынан толгон-токой карышкылардын, чөөлөрдүн, илбирс-жолборстордун уйуру чуркап чыгышты. Аларды қаптап канаттарын калдайткан капкара күштэр учуп келатты. Каккан канаттардан жер устундөгүлөрдүн бириң да калтыrbай азыр эле учуруп кетүүчүдөй болгон катуу шамалырыкрайт.

— Оо-о, Жараткан Кудай, саа кай жеризден жаздык?! — деген жоокерлер аттарынын башын кайра буруп, кичмакчы болуп кальшты.

— Токтогула! — деп кыйкырды Кыргыл. — Баарыбыз тең курал-жаракчан болуп туруп кайда качабыз?! — Бирок, анын сөзүн уккан деле киши болгон жок.

— Жаа менен аткыла! — деп кайра кыйкырды Кыргыл. — Бул жеммогуз бизден алыш, бизге жеткенче качан? Эмне болоор экен, көрөлүк!

Жоокерлер жааларын керип туруп атып кальшты эле, мөндүрдөй жааган жебелер куушуп келаткан жырткычтарды көздөй ышкырып жөнөшту. Бирок, ажыдаардын бурккөн отуна өрттөнүшүп, бири да ал жерге жеткен жок. Жоокерлер менен жырткычтардын ортосу төзөп кыскара берди.

Ушул кезде Кыргыл менен Ошпурга Ырчы деген аты бар Каратай чаап жетип келди.

— Абаке! Бул аярдын кылганы! Акунбешимдин Боон деген сыйкырчысы бар, бул ошонун кылганы. Мени менен Орго кандын Ырдык аяры келди. Ошону кармашка салалык.

Орго кандын сыйкырчысы өзүнө керек дегендөрин бат эле даярдай койду. Тегерегине суу толтурулган жети чоң чыны коюлду, жанында жети жоокер турду. Алардын мылтыктары Ырдык дубалаган баткактар менен октолжу.

Аярдын берген белгиси менен жети жоокер тең ажыдаарды атып калышты. Ажыдаар оозунан от буркту. Бирок, баткак октор оттон өтүп барып, ажыдаардын денесине сайылышты. Ошол эле замат чынылардагы суулар атылышип, алоолонгон жалынга чачылышты. Ажыдаардын онтолоп кыйкырган уну угуду... Түн түшкөнсүп, тегеректин баары карангы болуп калды...

Ошол кезде Бакайдын жоокерлери чокуга чыгышып, эки жакты карап журушкөн. Алардын арт жагында тоолор менен тосулган көл чалкып жатат, алдыда аскалуу чокулар көк тирешет. Бир кезекте алар жанаы эле чыгыш келген капчыгайга түн түшүп калды. Чокуда күн жаркып тийип, төмөндө көөдөй кара түн түшүп турду.



Таң калган Бакайга Байкуш чуркап жетип келди. Ал аты чыккан Кошой баатыр-аярдын окуучусу болчу.

— Ақылман Бакай, мен билгенди жасоого уруксат бер. Бул жерде сыйкыр-чылык болду.

Аяр дубасын окуп кирди. Чокуну тегеренип учуп жургөн кузгундун бири Байкушке учуп келип, ийнине конду. Байкуш анын оозуна бирдеме салды да, күйругуна тоөнүн чуудасынан жасалган жипти байлап, каранғы басқан капчыгайды көрсөтүп койду. Кузгун көккө атып чыкты да, анан каранғы капчыгайга тигинен сыйылды.

Бакайдын буйргугу менен жоокерлер аттарын жетелеп, капчыгайга шагыл менен ақырындан түшө башташты.

Алар жарым жолго жеткенде жарық болуп калды, Байкуш сыйкырлаган кузгун октой учуп барып ажыдаардын көзүнө сыйылыптыр. Бакайлар көздөрү ағып калган ажыдаар Кыргылдын жоокерлери менен жан аябай кармашып жатканын көруштү. Шамың шаанын сыйкырлуу жоокерлери артка чегине башташты. Бакайдын жаа тарткычтары тоодон аларды мээлеп миндеген жебелерди тартып калышты эле, шаштысы кеткен душман артын карабай качып жөнөп берди...

Көнүлдөрү көтөрүлгөн жоокерлер жерде кулаг жаткан ажыдаарды тегеректеп калышкан. Бир кезде анын денесинен кара тутун уюлгуп чыга баштаганда эле дубаларын кыйкырып айтып Ырдык, Байкуштөр чапкан бойдон жетип келиши.

Тутун тараганда карашса жерде ак кийимчен киши жатат. Ал сыйкырчы Боон болчу, ал дагы эле тириүү эле. Ырдык менен Байкуш аны тегеренип, өз дубаларын кырааты менен созуп окуп жатышты. Бир мезгилде Ошпур Боондо секирип жетти да, бир нече жолу журөгүнө узун канжары менен малып-малып алды. Байкуш болсо кылышы менен Боондун башын ыргыта чапты, бирок баш дагы эле өлбөй, кубурөп өз дубаларын окуй берди. Көптө барып гана сыйкырчыны эки аяр эптеп жатып тилен калтырышты.

Ошентип Баласагынга жол ачылды!





Алтайдан көчүү

Айкырып найза салышты,
Аралашып калышты.
Замбирек чңц күркүрөп,
Калкандар сынды быркырап,
Кан төгүлдү шыркырап,
Жебенин огу зыркырап,
Мылтыктын огу чыркырап,
Жер титиреп күнгүрөп,
Кулак тунду дүнгүрөп...

Угуп отургандар Жайсан ырчы ушинтип улам эргип ырдаган сайын, ырчы күйөөлөрү, балдары катышкан кармаштарды баян этип жамгырдай төккөн сайын кечэеки эле кызыл кыргын, кара сургундө өздөрү да кошо жүргөндөй болуп кетишет. Кудай даарып койгон мындаи чоң ырчыны кайра Алтайга кайтып келген баатырлардын өздөрү да дем чыгарбай элейип угуп отурушат. Алар а согушта болгону менен мынчалыкты билишкен деле эмес. Мына эми Жайсандын баянынан кийин гана Манас каны менен биргэе кандай чоң иш жасагандарын тушунушуп, эки жагын сыймыктануу менен карап коюшат. Жолбашчысы кандай буйрук берет, эмне дейт, алар баарына даяр. Кыргыз деп аталган уруу-уруктардын, элдин эркиндиги учун керек болсо жандарын да аяшпайт...

Манас Жайсанды берилip деле уккан жок. Уч кундөн бери курал-жарагын, устундөгү кырмызы киймин чече элек Манас ойго батып, тунжурап отурат. Каянын жакшы билген жакындары анын тынчын алышпады. Алар жакында Манас өз чечимин жарыя кылаарын билип турушту.

Эртеси Манас жакын санаалаш уруулардын башчыларынын баарына чабарман чаптырды. Көп өтпөй канды тегеректеп алты жүздөн ашык киши отурду.

Бул жерде атасы Жакып отурду. Манас сыйлап, акылдарына кулак төшгөн Акбалта, Ошпур, Бердике, Дамылда аксакалдар отурушту. Айдаркан уулу Көкчө менен, Үмет уулу Жайсан менен келиши. Кыргыз аскерин баштаган Бакай менен көкжал жардамчылары Сыргак, Серектер келиши. Манжулардын башчысы Мажик, Ырамандын Ырчы уулу келди. Акбалтанын уулу көкжал арстан Чубак келди. Кырк чоронун башчысы Кыргыл, деги койчу, Кыргыз деген атты алыш жүргөндөрдүн баары келиши.

— Биз Тенир тоонун баштады сөзүн Манас, — эми Текес кандын жеринде биз тараптагылар жашайт. Кышында тоңбогону учун биз Ысық-Көл деп атап койгон Көр-Көлдүн тегерегинде да биздин досторубуз. Чуй дайрасынын Сары өзөнүнде, Ат-Башы, Нарында, укмуштай кооз Соң-Көлдө эми бизге эч ким тоскоодук кылбайт.

Бир кезде бутундай Тянь-Шань кыргыздардын жери эле. Фергана өрөөнү менен ак кар, көк муздуу Алай да чон атам Ногой жердеген жерлерден эле. Эми биздин ыйык милдетибиз ошол жерлердин баарын кыргыздарга кайтарып берүү.

Досторум, бир кезде бизге калканч болгон, уй болгон Алтайдан көчүүгө мэгил келди. Ким Тянь-Шанга көчөм десе, алыскуы жолго камдана берсин. Ким Алтайды таштай албаса, жер которгондон чочулласа — кала берсин. Биз аякта болуп келдик. Ким көз кайкыган Каркыраны, тоолордун ортосуна чөккөн ажайып Ысық-Көлдү, Сары Өзөн Чүйду көрсө ойлонуп олтурмак эмес. Ал жакта бизди бакыбат турмуш күтүп турат. Мал-жаныбыз көбөйт. Аякта элибиз кытайдын Эсен канынан да жакшы коргоно альшат. Мaa жооп бергиле, эгер айткандарым туура эмес болсо, аны да азыр айткыла.

Кыпчактардын башчысы чечен Таз ордунан турду:

— Балдарымдын бири Үрбү мени тынчытпай келет. Жүруштө ал Чоң-Кеминдин шаасынын кызы Ойсалкынга баш кошкон. Эми Үрбү Чоң-Кеминдин борбор калаасы Даңгулугө кетем дейт. Баарыңар калабыз десенөр да мен баалам менен кетем!

Ошондо Үрбү ордунан атып турду:

— Мен сени көч деп кыйнаган жокмун, ата! Тянь-Шанга мен өзүм деле кете берем!

Андан кийин эр жүрөк Көкчө сөз алды:

— Жүруштө журуп, Жети-Суудан өткөн жер жок экенине көзүм жетти. Аякта жашаган эл да мага жакты. Мен да эбак эле көчүү туурасында ойлоп жүргөм.

Аксакалдар бир маалда күбүр-шыбыр боло калышты да, көп өтпөй кулушуп:

— Биз жүрушкө кеткен экен деп журсөк, баары тен эле аял издеп кеткен

тура. Жөн аялдарга да туш келишпептир, аялдары элдин ичин уу-дуу кылып, көчкөнгө ундөп ийишиптири. Көкчө да аяктан аял таап алыштыр.

Кеңеште кулуп, тамашалашкандары менен Манастын айтканы айткандай болооруна ишенип эле турушту. Ошентип бардыгы көчүүнү чечишти. Эски көтө калууну эч ким каалаган жок.

Көп ётпөй баалуу килемдер жабылып, сылай жүктөлгөн төөлөрдүн кербени сапар алып жолго чыкты. Короо-короо койлор, уйур-уйур жылкылардын баш-аягы көрүнбөйт. Жасана кийинген, жароокерлене сүйүнгөн сулуулар аргымактарда алчакташат. Кернейлер тартылып, бир калыпта барабандар кагылат. Кудай берген эл кудай берген жерине сапар алып баратты. Тоолордо, талааларда кыздардын шыңгыр уну жаңырып, көчмөндөрдүн созолонгон ырлары угулат...

Айдаркан Каркыранын көз кайкыткан түзүн тандап калды, Көкчө болсо андан ары тундуктегү Алма-Коюрга кетти. Үрбу Көтмалдыдан көп алыс эмес, Ысык-Көлдүн жээгине токтолду. Манас менен Жакып Нарын жергесин басып ётуп, Аксуу өрөөнүнө жетишти. Ак кар, көк муздуу тоолорго курчалган көк-жашыл өрөөн кыргыздардын журөгүн эритип, жайлогоо деп ушул жерлер тандалды.





Алооке кан

Көк тиреген тоолорго курчалган Фергана өрөөнү чыны менен бейиштин жери. Тoo беттериндеги токойлор, бак-шактуу жерлер көздүн жоосун алат. Жапайы алма-алча төгүлгөн, жаңгактар көн болуп жыйылган то-кой ичинде күштар сایрап, арстан-илбирстер жойлоп, бугу-эликтөр элтөндешип, түркүн-тус гулдүн жыты аңкыйт.

Аскадан чачырап кулап түшкөн шаркыратмалар лапылдаган ысык абаны салкыннатат. Көлдөрүндө моюндарын койкөйтүп куулар, каздар, биргазандар ары-бери сузуштот. Дайраларында кумуш боор балыктар секирип ойношот. Өрөөндүн жери, жемиш бактары дур-дүйүм түшүм берет.

Бул жерди Алооке кан башкара турган. Анын сарайы түркүн түстүү гулгө оронгон бак ичинде алтын арал сыйктаңып, көзге түшүп турчу.

Күндөрдүн бир күнүндө Алооке кан сарай алдына тигилген чатырда так-тасында отурган. Чатырды төрт жүздөй аябай кураалданган жоокерлер кайтарчу. Бутун кан өзгөчө бир конок күтүп жаткан. Бир топ айдан бери анын же-ринде кайдагы бир белгисиз адамдар пайда болушту. Алар жакага малын тузга, ок-дарыга алмашуу учун гана тушпөсө, башка учурларда тоо-тоолоп көчүп журушө турган.

Тенир тоонун тундук жерлерине, Сары Өзөнгө, Кер-Көл менен Ички Тянь-Шандын тегерегиндеги жерлерге толуп кеткен бол эл өздөрүн кыргыздар деп аташаарын чабармандар айтып жеткиришти. Алардын башчысы Манас Ногой кандын тукумдарынан болот экен. Алтымыш жыл мурун Алооке-нин атасы башка кытай төбөлдөрү менен кошуулуп тартып алган жерлердин ээси Ногой кандын небереси экен.

Манас менен Жакып Анжыяндан анча алыс эмес жерге конгондорун билген Алооке өзүнүн сардары Тизеликке элүү жоокер кошуп берип, Ма-

нас сарайга келип кетсин деген чакырык менен қыргыз айылына жөнётту.

Алооке жеринде уруксатсыз ар кимдин көчуп журушунө жол бербейт болуучу. Бирок, ал Манастын баатырдыгынан да қабары бар эле. Қөптөгөн калмак-қытайлар Текес, Орго, Ақунбешим кандар Манастын колунан талкалангандан кийин жансоогалап ушу Анжыяңга қачып келип, туруп қалышкан. Алар жада калса аябагандай чоң сыйкырчылардын да ушул «жапайы буруттун» алдында алсыз болуп калганын айтып беришкен.

Ошондон улам Алооке кан келе турған коногун аскеринин кучу, алтын сарайынын жасалгасы менен таң қалтырмай болду. Шаарга келе турған жолдун боюна ал алты жуз миң жоокерин қыркалай тиэди.

Алоокенин тагынын жанындагы топоздой болгон алты дәбөт чатырга жақындан келаткан чакан колду көрүп, ырылдай баштاشты.

Манасты төрт тарабынан жыйырмадан жоокер ортого алган. Жакындај берип, бирөө кылышынын сабын қысып, бирөө найзасын ондој кармап, бирөө азыр эле атканга даярданып, жаасына жебесин салып дегендей ар кимиси куралдарын колдорунда даярдап қалышты.

Алооке жакындан калган қыргыздардын кичинекей бул тобун шылдыңдан карап турду. Бул көпкөн буруттарга сонунду гана көргөзбөсө Алооке болбой ак қалсын! Оной жоону табышкан экен?!. Жаман көчмөндөр десе! Эми ал Манасты бул жерден соо кетирбейт!

Бир кезде Алооке коркүп кетти, Манастын атынын жанында кайдан-жайдан жүрөк тушурчуудәй ақыдаар пайда боло калды да, кайра эле жер алдына житип жок болду. Чакан колдун эки жагында илбирс-жолборстор, эпсиз чоң арстандар пайда болушту. Атчандарды торпоктой-торпоктой болгон карышкылардын үйүрү ээрчип алган. Қөктө канаттарын калдайтып капкара күштәр айланып учуп жүрөт. Алар күрч тырмактары менен байкүш Алоокени азыр эле тытып кетишүүчүдөй.

Манастын түрү да тез эле өзгөрө түштү. Алооке анын чоктой күйгөн қып-қызыл көздөрүн тик багып карај албай койду. Азыр тим эле Азыреиийл жан алгычтын өзү келаткандај көрүнүп кетти. Кан коркконунан әмне қылаарын билбей калды. Ал саламын қыйқыра айтып, кучагын жая Манасты тосо чуркады. Ал Манасты Илияс Қыдыр өзүнүн қырк жардамчы-чилтөндөр менен коргоп жүргөнүн билген жок. Бирок, Манастын күчүнүн чексиз экенин, ага каршылык көрсөтүүнүн кенедей да пайдасы жок экендигин түшүнүн.

Алооке Манасты өзүнүн мактанычы болгон айбанканасына алып келип, анын жүрөгүн жемлөгүздары менен түшүрмөй болду. Манасты көргөн жүрөк тушурөөрлүк тайбастар мышыктын балдарынча бурчка тыгылышты. Күйругу менен бир чаап жоон карагайларды кулаткан қылыш күйрүк жолборстор баатырга боору менен сойлоп келишип, жагынып турушту. Жада калса алыштан уусун чачкан учуучу жыландар тилдерин соймандотуп ийиндеринен чыкпай коюшту.

Анжыяндын каны Манасты алтын сарайда өргүп кетүүгө чакырып, кырғыз баатырнын урматына чоң той баштады. Манас макул болду. Бирок, анын чоролорунун бири Серек: «Алоокеден сак бол, ал тамакка уу кошот!» — деп эскерти.

Ошондо Бакай Анжыяндын канынан сойгонго мал сурады. Бир нече жыл-кыны союп, бышырып жешти да, калганын кызмат кылып жүргөн калмактарга беришип, Алоокенин ажайып багында жатып калышты.

Эртеси Манас Анжыяндын каны менен кайрадан жолугушту. Алоoke кырғыздарга бирге болууну жана достукту сунуш кылды, анан жеринде каалагандарындай көчүп журуугө уруксат берди.

Манас жылмайды да:

— Сен эми мурдагындай эле Анжыянда кан болуп тура бер. Бир бололу десен мага улуу уулун Бookeни, иниң Конгуроолуунун баласы Кошабышты көшүп бер. Биздин достуктун белгиси ушул болсун! — деди.

Манас ал экөөнүн төңөчө жөндөмдүүлүктөрүн билүүчү: Bookе көзгө атаар мерген эле, Кошабыш аскерлерби же кишилер болобу бир карап туруп эле так санын айтып көр эле. Алоoke ал экөөнү бербей койгонго алы калбады.

Кыргыздар кеткендөн соң Анжыяндын каны кытай-калмактардын Бээжин тараапка билинбей жакындап көчө беруусун буюруду.

Ушундан алты ай өткөндөн кийин Анжыянда кытай-калмак деген калбады. Манас Шоорук канга каршы аттанып Памирге бет алган кезде, Алоoke да алыскы жолго чыкты.

Бир кезектеги куч-кубаттуу кандын жугу жалкы өркөчтүү токсон төөгө сыйлай жүктөлдү. Качып жөнөгөн Алоокени жыйырма беш мин жоокер кайтарып баратты. Анжыянда алтындан салган сарайы, бейиш гулбагы, ааламда жок ай-банканасы калды. Кан алыскы жолго таштай албаган эң баалуу, эң керектүү дегендөрүн гана алды.

Жолго чыкканына эки ай болот дегенде Алоoke кичиүү баласы Конурбайды кезиктириди. Беш жыл мурун он учтөгү Конурбай алыскы Бээжинге окууга жиберилген. Эми күчкө толуп, жигит болуп калган Конурбай досу Кур менен атаснесиникине Анжыянга жол тартып бараткан. Атасынын тууган эл-жеринен безип келатканын уukkan Конурбайдын сай-сөөгү сыйздады. Ушунун баарысына себепкер Манас туурасында уukkanда, ого бетер тиштерин кычыратып эмне кылаарын билбей турду. Кыжыры кайнап, кек алууну көксөгөн Конурбай кыргыздын баатырын өлтүрүүгө ант берди.

— Кармашпай туруп калаанызды кантип таштап кете бердииз, атаке? Ал жердегилердин баарына чоң атам экөөнөрдүн мандай териңдер тамды эле го. Аман болсом ал буруттардан очумду алам!

— Уулум, кәэде чечүүчү сокку уруш учун кичине артка чегинүүгө да туура келет, — деди Алоoke.



R. Römer



Шоорук кан менен болгон согуш

Акбала Манастын ордосуна таң эрте келип түштү. Сөзүнүн аягы жок, башы жок, ар кайсыны бир сүйлөп, өзгөчө жыргап-куунап жаткан Алтай-дан кыргыздарды көчүруп келген Манаска өкөктөп, өзүлөрүнүн бактысызыз экендигин улам-улам айтып жатты. Акбалтага бала кан эми гана түшүндү.

Алайда калган кыргыздарга найзалар менен куралданып, жалгыз өркөчтүү төөлөргө минген кара сакал-чачтуу душмандар кол салыптыр. Алар көп болгондуктан, койчулар каршылык көрсөтө албаптыр. Ошентип кол салгандар жети миндей атты Мургаб, Кара-Тегинге кетчүү ашууну карай айдап кете беришитпир.

— Ителгидей эле келип бир тийишти, — деп даттанып атты Акбала. — Эл жакшы эле кармашты, көбү набыт болушту. Аял аттуунун баары кыйкырык-чуу менен тоо беттеп качып, ар кайда жашынышты. Ой, онбой калдыш көрүнөт!

Манас дароо эле алты чабарманды ар кайда жардам сурап чаптырды да, өзү чакан эки миң кол менен талоончуларды кууп жөнөдү.

Манастын колу душмандарды эртеси гана ашуунун аркы бетинен кууп жетишти. Кандуу кармаш башталды.

Кармаш учурунда эпсиз чоң буурасын камчыланган душмандардын башчысы алп Дөгөш Манаска жетип келип, алынын жетишинче найза менен сайып өттү. Найза баатырдын зоотун тешип кете албай, ортосунан чорт сынды. Манас кулаган жок, ал Дөгөштүн сынган найзасын жулкуп алыш, аны төөнүн устунөн сүйрөп түштү да, Ачалбарсы менен алптын башын кыя чапты.

Манас бир кезде айгайлаган ундер угулганын буруулуп караса, душмандарга отө эле көп аскер жардамга келатат. Алдыда кара пил минген, Дөгөштөн да алп жоокер мына-мына жетейин деп калыптыр. Колундагы асканын сыныгындаи болгон таш курсусун каттуу күулөп алыштыр.

Кайра эле айгайлаган ундер угулуп калды. Булар Бакай, Кыргыл баштаган кыргыздар экен.

Кийин ушул кармаш туурасында Жайсан минтип ырдады:

*Күн обого толгондо,
Чак түши анык болгондо,
Кырк миң кыргыз барышты.
Жер жайнаган душманды
Жексен кылыш салышты.
Шоорук кан маймуң зору экен,
Жүрүп келген кошууну
Үч жүз миңче кол экен.
Өлдү көбү тенделип,
Жаны тирүү калганы,
Жарадар болуп сенделип.
Арыстан Манас баатырдын
Атактусу сексен төрт,
Астында жүргөн кызыл өрт.
...Сандыргалуу айкөлдүн
Каарына чыдабай,
Шоорук каны баш болуп,
Качып алып жөнөдү.*

Өзүнүн шаары Мургабга согуш талаасынан качып барган Шоорук тезинен Манаска белек-бечек даярдоого буйрук берди да, эмне кылаар айласын таппай улуу кызы Акылайга кирди. Кызы жакшы эле атасын кыргыздар менен согушпа деп суранган. «Мен жаман туш көрдүм, — деген Акылай, — жердегилердин баарын учурган куюн жүрүп кеткендей болду. Анан сел капитап, жер жылып жөнөгөнсүдү. Адамдар эмне кылаар айлаларын таппай жан талашып, өлүп жатышты! Мен алымдын жетишинче качып жөнөдүм, бирок сел тез эле кууп жетип, оозу-мурдума суу кирип чөгө баштадым. Бир кезде карасам алтын чынар агып келатыптыр, мен анын бутактарына жармаштым да, устунө чыгып алдым. Анан карасам эле сен да чыгып алыптырыссың. Биз чынарды кучактаган тейинчө былкылдабай отурдук, тегеректин баарын суу капитап, сел жүрүп атты. Ал элдин баарын агызып кетти!» Анда Шоорук кызынын сөзүнө көнүл бурган эмес, көрсө ал жогорудан берилген сыр туралы.

— Кызыым, өлдүм! Аскерлерим талкаланды! Жакында калаабызга Манас баштаган кыргыздар жетип келет. Эмне кыльшым керек?

Акылай атасына чүрөктөй сулуу кыздарга кийимдин мыктысын кийгизип, ал-мончоктой кылыш жасантууну сунуш кылды. Анан ал кыздарды өзу баштап, Манасты тосуп чыкмакчы болду.

Шооруктун он алтыдан өтүп калган кызы чыны менен келишкен сулуу эле. Кыргоолдой мойну, жоодураган кара көздөрү, шадылуу манжалары, ичке бели менен кыздардан сүйкайып бөлүнүп турчу. Кыз өзүнүн Манаска жагаарынан түк дагы шектенген жок.

Шоорук кырк төөгө алтын салынган сандыктарды жуктөөнү буюруду.

Алты жуз ат, Алтынай баштаган отуз кызды алып Мургабдан чыгып кетти.

Кыргыздар шаардан көп алыс эмес жерге токтошуп, өргүп жатышкан. Шоорук өзүнүн кербени менен дал мына ошол Манастарды көздөп келе жатты.

— Мен сага өзүм биринчи болуп кол салдым, — деди Шоорук аны Манаска алып келишкенде. — Акылыман айнып калсам керек. Эми башымды жерге ийип, кечирим сурайм. Алдына алып келген тартум бар. Башымды алам десен башым мына, мени болбосо да элимди аярсың.

Манас жанында олтурган Бакайга кайрылды:

— Абаке, эмне дейсиз?

— Кан етүнүч менен келиптири, — деди акылман Бакай. — Тим эле жибектей болуп калыптыр. Анын сөзүн угуп койсоң болчудай.

— Мейли, — деди Манас, — айтканыңзай болсун. Жүрбөйсүнөрбу, Шоорук кандын алып келген тартусун көрөлүк!

Кыздар жөнүндөгү кабар кыргыздарга тез эле тарап кетти. Эл ар тараптан суууларды көруш учун Манастын ордосуна чубап келе баштاشты.

— Бордошторум, — деп кайрылды чогулган элге Манас, — бул кыздар Мургабдын эң белгилүү адамдарынын кыздары. Алар биздин мыкты баатырларбызыздын жубайлары болуп калышат. Сiler болсо көпсүнөр, бул кыздарга жар болууга ар бириң татыктуусун, бирок алар отуз гана кыз. Ошондуктан кимге жар болорун кыздар өздөрү чечсин!

Уялган кыздардын тегерегине жоокер деген толуп кетти. Бириң бири түрткүлөшүп, тоскондору менен уруша кетип, ар ким эле кыздарга жакыныраак болууга аракеттенип жатты. Ар кимиси жакшылыктан умуттенуп: «Балким, мени жактырып калаар?» — деген ойдо болушту.

Сулуулар ун-сөзү жок, эмне кылаарын билишпей туруп калышты. Аларды өзгөчө тан калтырганы келечек жарларын өздөрү тандап алуусу болду. Эмне болсо да тегеректеген жоокерлерди көз кыйыктары менен сыйнай карап коюшат.

Акырында кыздардын улуусу Аядил алдыга чыкты да:

— Адегенде биз эмес, Шоорук кандын кызы Акылай биринчи тандасын! — деди.

Элдин баары бир саамга денеси кардан аппак, көздөрү карагаттай жайнаган, сымбаты келишкен кызды карап калышты. Ошондо Акылай Манаска басып барды да, ага колун сунуп:

— Сен бизге өзүндүн айкөлдүгүндү көргөздүн. Эми мага жар бол, Манас! — деди.

Анан ошону эле кутуп тургансышып, башка кыздар да өздөрү жактырган жигиттерин тандай башташты. Кызга жетпей калгандары бириң бири: «Кыз тандабагандан кийин кайдагы баатыр элен!» — деп тамашалап журушту. Кыз тандагандарды болсо: «Баарына сулуусу сеники экен!» — деп куттуктап жатышты.

Үйлөнүү тоюнун үлпүтү бир аптага чейин уланды. Найза сайыш, балбан күрөш, улак тартыш сыйктуу оюндар элдин чечекейин чеч кылды.

Манас кырк кундөн кийин аскери менен Анжыянгай кайтып келди. Калааны кытайлар эбак эле таштап кетишкен.



Алмамбеттин тарыхы

Манас өзүнүн Аккуласы менен тоодо кадуулап бастырып келаткан. Күмүштөнүп ағып жаткан булактан анча алыс эмес жерде жаткан бир кызык-тай таш анын көңүлүн бурду. Үстүндө кайкысы бар тегерек таш бийик өскөн көк чөптүн ичинде чөгүп жаткан төөгө окшоушуп кетти. Баарынан да кызыгы, таштын ошол өркөчүнө күнгө чагылышкан кылыш сыйылып коюптур.

Манас таштын жанына токтоп, атынан тушту да, эки жагын карады. Тегеректе киши көрүнбөдү. Анда бул сыйырдуу кылышты ташка сыйып кеткен ким болду? Бул кылыш таштан ким сууруп алаарын канча убак кутту болду э肯? Алтындан жасалган кылыштын сабына баалуу таштар чегерилип, сүрөт тушурулгөн.

— Жөн кылыш эмес, — деди Манас аны сабынан карман жатып, анан араң дегенде күчтөп туруп таштан сууруп алды. Кылыштын ташка кирген учу бир топ эле майтарыла тушуптур. Кылыш атайылап эле баатыр учун жасалгандай. «Ташка кирген бу кылыш эмне заттан жасалды болду э肯?» — деп ойлоп койду Манас.

Манас кылыш менен жерде жаткан ташты чапты эле, таш экиге бөлүнүп калды.

Албарс кылыштын курчтугуна көнүлү курсант болгон Манас кылышты куруна такты да, Аккуласына ыргып минип, жолун улантты.

Бир көзде кылыш оорлой баштап, учу узарып жер чийди да, анан эле зор жолборско айланып кетти. Ал Манасты улам-улам карап кооп, андан калбай жанында ээрчиp келатты. Тоо башына чыгып токтошкондо жолборс каардуу күркүрөп койду эле, кайдан-жайдан экени белгисиз жапайы жаныбарлар пайдала боло калып, баары тен Манаска урмат көрсөтүшө баштарын жерге ийип жанынан бирден чубап өтүшту.

Жолборс да бир күркүрөп койду да, тез эле күмүштөнгөн карчыга күш-

ка айланып, көккө атып чыгып айлананы жаңыртып шаңшый баштаганда көз көрүп, кулак укпаган шумдук бир канаттуулар кайдан-жайдан учуп келишип, баштарын Манастын алдында ийип, таазим кылып учуп кетип жатышты.

Баатыр он колун көтеруп койду эле, карчыга туз эле учуп келип конуп калды...

Ошондо Манас ойгонуп кетти, уйқусунан толук ойгоно элек баатыр эч нерсеге тушунбөй эки жагын карады да, байбичеси Карабөрктүн боз уйундө жатканын билди. Манас кечинде жоокерлери менен байбичесинин айлына келип түшкөнүн эстеди.

Көп отпей Манас чоролорунун баарын Карабөрктүн боз уйунө чогултуп, көргөн түшүн айтып берди да, эми жоругула деп суранды.

— Бул түш жөн түш эмес, — деди ал. — Жакында бир жанылыктар болоорун аян кылган түш.

Манастын чоролору эмне айтаарын билишпей, бирин бири карап туруп калышканда өткөндү да, келечекти да айта алган көзү ачык Ажыбай ордунан туруп:

— Кабатыр болбо, Манас, — деди, — түшүн жакшылыктан кабар айтып турат. Жапайы күштар менен жандыктардын сага баш урганы, сенин чексиз бийликке ээ болоорундун белгиси. Элдердин баары өзүң баш ийет экен. Жолборс менен албарс кылыш болсо ошол элдер менен жерлерди багынтыканыңа бел болуучу жолдоштуу болоорунду айтып турат. Ал жөн киши эмес, кан түкумунан экен. Кучу жагынан да, кубаты жагынан да сенден кем калышпайт экен, Манас.

— Ал ким экен? — деди кыргыз каны. — Асмандағы жылдыздар бул баатырдын атын айтып берген жокпу, Ажыбай ақылманым?

— Биз бул кишинин атын мурун деле угуп журчубуз, — деди ақылман. — Көптөрү казактардын баатыры Көкчөнүкүндө кытай кандарынын бири Соорундуктун баласы Алмамбеттин жургөнүн айтышат. Ал аярлыкты жакшы билет, сыйкырчылыкка кытай төбөлдөрүнүн балдары окуган жабык мектептен үйрөнгөн. Алмамбеттин колунда табият күчтөрүн башкара турган, керек болгондо бороон-чапкын, кургакчылык, нөшөрлөгөн жаан апкеле турган Жай деген ташы бар. Алмамбет мурда Кытайдын улуу каны Эсендин он колу, атасы Соорундук башкарған аймакта адилеттуулуктун кандыгын орноткон.

— Анан кайдан журуп Эсен кандын жакыны, биздин тубөлүк жообуздун баласы Алмамбет биздин жоокерлик жолдошубуз Айдаркандын уулу Көкчөнүн бир тууганы болуп калат? — деп таң калды Манас.

— Мунун тарыхы кызык, Манас, — деди Ажыбай, — мен аны Акунбешим кан менен болгон кармашта колго тийгизген сыйкырдуу Култан шардын жардамы менен билдим. Шар алыштагы өткөндү да, азыркыны да көрсөтө алгыдай күчкө ээ. Ал мага буларды айтып берди.

Алмамбет он сегиз жыл мурун төрөлүптүр. Анын атасы, кытай аскер башчы каны Соорундук карыганда көргөн баласы учун көк тәнцирге жалыныптыр. Бала төрөлгөндө эки колуна кан кочуштап чыккан дейт. Бул улуу жоокердиктүн белгиси! Аны дунган аял багып-чоңойтуп, Аманкул деген кул баланын артынан

калбай карап жүрчү экен. Алар баланы мусулманча тарбиялап-өстүрушөт. Алмамбет Аманкулдан бир карыш калбай, қыргызча уч жашында эле суудай билип алыптыр. Қыргыздардын каада-салтын, ырларын үйрөнүп, Кудайга сыйынчuu экен. Алты жашынан тарта Қытайдын Улуу аярынан Эсен кандин уулу Бөрүкөз, Конурбайдын уулу Алоокелер болуп окуганы менен өз ишениминен кайткан эмес.

Алмамбет атасынын жолун улап, анын мураскору болуп калмак, ошентип ал жаштайынан эле согуш өнөрүн, илим табышмактарын үйрөнө баштайт. Бирок ал турган турпаты менен мусулман эле, анысын аябай жашырууга туура келет, антпесе аны Қытай тебөлдөрү өлтүрүп салышмак.

Соорундук Таш-Көпүрө падышачылыгындагы өзүнүн тактысын баласына бошотуп берет. Алмамбеттин жакшы башкарғанынан улам бул падышачылык көп өтпөй Гулдөгөн деп аталып калат. Эсен кан аны кан сарайга кызматка чакырат. Бирок, ал жерде иштегендөр Алмамбеттин колунан баары келәэрлигин, анын өтө таза, өтө күчтүү экендигин сезишет. Бул аларга жакшылык алып келмек эмес. Эгер Эсен кан Алмамбетти бийик көтөрсө алар четте калышмак. Булардын башында Бөрүкөз, Конурбайлар турушат. Алар чотуу окуп жүргөндө эле Соорундуктун баласын жек көрүшчү. Алар аны Қытайдагы бийлиktи алууга көөндөнүп атат деген шылтоо менен жаманатты кылышат. Ошентип Алмамбет өзүнүн Гулдөгөн падышачылыгына качууга аргасыз болот. Конурбай, Бөрүкөздөр тынчыбай аскерлери менен аякка да жетишет. Алар Алмамбетти жеңе алышмак эмес, бирок түлкүдөн өткөн куу Конурбай Соорундукту катуу алдайт. Алар Соорундукту баш кылып Таш-Көпүрө элин бутундөй Алмамбетке каршы көтөрүштөт.

Алмамбет Қытайдан качып кетүүгө аргасыз болот. Ал Аманкулдан башка эч кимди таанып-көрбөгөнү менен қыргыз дегенде ичкен ашын жерге кое койчу. Ошентип Алмамбет атынан оозун тундуккө, қыргыз жергесин карай бурат.

Или дайрасынын боянан ал Қөкчө башында турган жоокерлерди кезиктирди. Айдаркандын баласы менен сүйлөшүп көрүп, өзүнө жакын кишилерди тапканын сезди. Ал Қөкчөнүн бир тууганым деп атап, аларга тууган болуп калды. Қөкчө өзүнүн кенештери, билгени менен ой бөлүшкөн Алмамбетти өзүнөн артык көрө турган.

Бирок, бул жерде да аларды көрө алbastар чыкты. Алар Алмамбеттин Акеркечке көз артып жүргөнүн, Қөкчөнүн өзүн болсо эбин таап өлтүргүсү келип жүргөнүн айтышып экөөнүн ортосуна кадимкидей эле чагым салышты. Алар муун Қөкчөнү кызытып туруп анан айтып беришти эле, Қөкчө аларга ишенип, Алмамбетти өлтүрмөй болуп калды. Бирок, Алмамбет булардын баары ушак экенин айтып Қөкчөнү ишенирди эле, Қөкчө Алмамбеттен кечирим сурап жалынып-жалбарды. Алмамбет кечиргени менен казактардын ичинде калгысы келген жок. Ал сен жөнүндө угултур, Манас. Эми сени менен жолугууну күтүп жүрөт.

Түшүң Алмамбеттин жакында сага опол тоодой тирек болоорунан кабар берип турат!



Манастын жаңы тууганы

K

арачы Манас, кандай шумдук ажайып өрөөн! — деп ийди Бакай ашуунун белине чыгышып, алдыда ачылган кооздукту көрушкөндө таң калганын жашыра албай.

— Бул жерди калмактар Көтөлүк деп коюшат, — деп тушундурду
Манас, — too башынан миндеген булактар ағып келишип, курпудөгөн
чоң дайрага айланышат. Андагы каз-өрдөктөрдүн, куулардын көптүгүн кой!
Белден бураган бетегелерин ат туягы аралаган эмес. Биз Тянь-Шанга көчуп
кеткенден бери Көтөлүкке киши басып келе элек.

— Анда ылдый тушуп, аң уулабайлыкп! — деп сунуш кылды Бакай.

Кыргыздын каны төрт жүздөй жоокери менен мергенчилик кылып жургонунө бир жумадан ашып калган. Андан бери нечендеген аркар-
кулжаларды, эчки-кийиктерди сулатышты, кай бири канжыгаларына илбир-
стердин терилерин бөктөрүп алышкан. Бул жерге өргүйбүз деген кабар жоо-
керлердин баарын тен кубандырды.

Жайлуу өрөөндү Манас да, анын жоокерлери да аябай жактырып кал-
гандан улам бул жерди Талас деп аташып, кан ордосун ушул жерге орнот-
мой болушту.

Дагы эле а-бу дегиче бир топ күн өтүп кетти, бир куну Ажыбай өзүнүн
көзү ачыктыгы менен тундуктөн Таластын ашуусуна Алмамбеттин келе жатка-
нын билди да, Манаска кабарламакка шашылды. Кыргыз каны кытай канза-
адасын сый-урмат менен тосуп алууну чечти, бирок адегенде ал Алмамбеттин
журөктуулугун сыйнап көрмөк болду. Ал Акбалтанын арстан сымак уулу Чу-
бакты баш кылып беш баатырды Алмамбетти тосуп келгенге жөнөттү.

Алмамбет кабактарына кар жаап сумсайышкан кыргыз жоокерлери алды-
нан чыгышканда да, найзасын ондой кармаг, кылыштын сабына кол тийгизгени



гана болбосо бир селт этип койгон жок. Шаштысы кете түшкөн баатырлар арасы түгөнө Алмамбетти жандай бастырышты.

Алар өрөөнгө үн-сөзү жок түшүштү. Алмамбет атынын оозун түз эле кандын өргөөсүн караң бурду. Жандап бараткан Ажыбай қытай канзаадасына: «Урматтуу Алмамбет, мен сиздин эр жүрөктүүлүгүнүздү, биреөгө баш ийбестигинизди билем, ошентсе да кан менен учурашканыңызда аттан түшүшүнүздү сураар элем. Антпесениз бирибиз да соо калбайбыз. Манастын ачуусу келсе, анда эле иштин буткөнү! Бөөдө жерден кан ағызбай, канга урмат көрсөтүнүз!» — деп акырын айтты.

Ажыбай атынан секирип түшүп, Алмамбеттин атын суулуктан алды. Алмамбет атынан үн дебей түшүп, өргөөнүн ичине кирип кетти. Ал Манасты да-роо эле кийминен, анан каарду түрүнөн тааныды да, Бакай экөөнүн он жагын-дагы орун бош экенин байкап калды. Кирээри менен катуу үн чыгарып учурашты эле Манас, Бакай экөө тең алик альшты. Жакындап келип Алмамбет Бакайга колун сунду, ал Алмамбеттин колун кысып, қытайды Манас экөөнүн жа-нына отургузду. Кыргыздардын каны ошондо Алмамбетке колун сунду.

Манас тамак алып келүүнү буюрду да, мейман кичине шам-шум этээри менен суроо берип кирди.

— Менин тегим туурасында сурабай ак койгулачы, — деди Алмамбет кейиштуу, — мен өз элинен безген бир жалгызмын. Кайдан келип, кайда баратканымды өзүм да билбейм. Бара турган жерим деле жок. Бир куну өлүп жок болчу селсаякмын. Мени күтө турган уйум да жок. Мен көк тиреген тоолорду баш маанек этейин деп жургөн, арканын узө качкан бир тулпармын. Жүрөгүм уйгу-туйгу, кайдан эмне келәэрин да билбейм.

Ичинде бутуп жаткан сөздөрүн тегуп алган жигит таштай болуп катып калды. Биринчи болуп тынчтыкты Манас бузду:

— Урматтуу чоролорум, — деп кайрылды ал жоокерлерине, — биздин салтты жакшы билесинер. Канга кандай урмат-сый көрсөтүлүшү керек! Тартууларыңарды камдап, баатырдын көнулүн жайлагыла!

Манастын буйруту менен Алмамбеттин алдына кыргыз канынын жоокер-дик кийимдери жабылган Аккуланы жетелеп келишти. Асыл таштар менен ко-оздолгон алтын ээрge Манастын жакшы көргөн буюмдары — Сырнайза, Ак-келте мылтык, Ачалбарс кылыш бөктөрүлүп коюлган. Сегиз уруу башчысы аттарын Манастын белектерине кошушту. Кыргыз каны буларга кошкон да бир белек — кең көкүрөктуү, жаа жондуу, баскан жерин ое баскан, башын жогору кармаган Сарала чын эле көргөндөрдүн көз жоосун алып турду.

Мындан бөлөк Манас Алмамбетке алтын кыйыттылып тигилген кымбат чеккендерди, куржун көзү толо жамбыларды тартуу кылды. Кытайдын канзаадасы кыргыздардын мындай белек-бечкегине эт-бетинен деле кеткен жок, аный деп да айтпады. Манас мууну өзүнчө түшүнүдү да:

— Алмамбет, сени мынчалык тартууларга көөмп, кал дегиси келип турат го

десен анда жаңылышасын. Бул аты алышка угулган кытай жоокерине көрсөтүлгөн гана сый-урмат. Калаарыңды же кетээринди өзүндөн башка эч ким чечпейт. Непаадам кала турган болсоң Алмамбет биздин бир тууганыбыз деп кучак жайып тосуп алабыз.

— Кыргыздардын мындай сый-урматына аябагандай ыраазымын, бирок бир Сараланы гана алууну чечтим. Силердин аттарынар, урматтуу кандар, өзүнөргө керек болот, — деди канзаада Манастын суроосуна жооп бербей.

— Коногубузун урматына ат чаптайлыбы! — деп Серек сөзгө аралаша калды.

Бул сөз баарына жағып калды. Манастан бөлөк кандардын баары аттарын жарышка кошушту. Кыргыз каныны Ажыбай басып келип:

— Байгесиз да ат чабыш болчу беле, Манас! Байгени айт! — деди.

Керекке дагы Серек жарап кетти:

— Бул жerde мал-жаныбыз жок, байге катары жаш жигиттерди саялыш Аларды женгендөр алсын!


Ат чабышта биринчи болуп Алмамбеттин Сараласы келди да, ошол кундан тартып жети жигит кытай канзаадасына берилип кызмат кылмай болушту.

Манас Алмамбетти эки күн удаа коноктоду. Үчүнчү күн дегенде ага минтип кайрылды:

— Урматтуу Алмамбет! Эми үйгө қайтышыбыз керек, мен сенин чечиминди күтүп жатам. Кыргыздар менен жашайм десен, менин бир тууганым бол, анда жолго чыгарылыш. Алмамбет, жообунду бер?!

— Менин тентигениме көп болду, — деди Алмамбет, — өлүп калсам мени көмө турган, жоктоп ыйлай турган кишим жок. Мен силердей бир туугандуу болуп турмада. Аранарга кошуп алсанар, эл ичинде жаша десенер, мен учун мындан еткөн бакыт жок.

Алмамбет ушинтип Манастын бир тууганы жана он колу болуп калды.





Санирабайга

шундан көп өтпөй Манас Алмамбетке колукту издемей болуп калды. Бирок, Алмамбет адегенде Манастын өзү қыргызчасынан кудалашып, калың берип, той өткөрүп үйлөнсүн, анан мен үйлөнөм деп туруп алды. Манаска бул туурасында ачык эле айтты: «Мен сени уйлүү-жайлуу экен деп ойлогом. Эки аялың бар экенин да билем! Мен жакында ордодогу Караберктукундө болдум. Аның жыландан беш бетер тилин соймандотуп, сени токолуң Акылайдан кызганат экен. Акылай болсо сени көп көрбөгөндүктөн Манас дайымга Караберктукунөн чыкпайт деп ойлойт өндөнөт. А сени тигиникинен да, муункунан да таппайсын, өзүңчө эле аялы жок бойдок немедей журөсүн!»

Алмамбет айткандай Манас Караберкту күчтөп алса, Акылайды тартуу катары алганы да чын. Аялдарына анча деле көнүл бурчу эмес, алардын Манаска кенедей да таасири жок болучу...

Ошентип Жакып минтип карып калган чагында баласына колукту издемек болуп жөнөп калды. Бир топ ай өтүп-өтпөй Жакып ордого чарчап-чаалыгып, бирок кубанычтуу кайтып келди.

— Ойноп келген жокмун, жол азабы, көр азабы деген болбой коймок беле, — деди ал Манаска кекээр сүйлөп. — Барбаган жерим калган жок! Чаржуйда болдум, Самарканда болдум, Ташкенде да болдум. Издебеген жерим калбады, эч жерден сага туштук колукту таба алган жокмун. Букардын чурөктөй сулууларын көрдүм, алардын бирөө да мага жакпады. Ашуу ашып, чөл басып, тажиктердин Кайбусуна да бардым. Кайбунун отуз шаарынын каны Атемир жашаган Кейип калаасына да келдим. Эмне кылаарымды билбей калдым! Аякта кыздарды көрө албайт экенсин, баары тен бетин паранжы менен чумкөп алышат экен!

Кудай жалгап, Алым мырза деген жакшы кишиге кезигип калдым, ал эки жамбы күмүш берсем издеген кызды тапканыма жардам берди. Атемир кандын кичуу кызы Санирабийганын табылгыс кенч экенин айтып берди да, кыз сейил курчу бак ичине жашыруун киргенге жардам кылды.

Бак ичине көлмө жасалыптыр, аны тегерете жаңгак, алма, алча, бадам, жүзүм, деги койчу, эмне деген гана бактар тигилбegen. Мен көлмөнүн жээгин-деги камыштарга жашынып калдым. Карап турсам, бир кезде бакка бир топ кыз ээрчишип келип, ар түркүн оюндарды ойноп кириши, ырдашты, көлмөнү жээктеп ары-бери басып, сейил курушту, мени байкашкан да жок.

Алардын экөө аябай эле жакын келиши. Жемиштерден узуп жеп, шынкылдап ары-бери басышат. Кымбат баалуу жибек көйнөктөрүнүн этек-жендери желгө учуп, күн нурларына тусун өзгөртүп, турлоноң. Бирөө тим эле чүрөктүн чүрөгү экен. Үну кадимки эле периникиндөй, капкара чачтары, каштары көздүн жоосун алат. Көздөрү кудум эле ботонун көздөрүндөй. Аппак жузү, кыпча бели, келишкен өң-турпаты, жашына карабай орду менен ақылдуу сүйлөгөн сөздөрү кимди болсо да суктанттай койбайт... Дароо эле ичимден Манасына төң болчу кыз экен деп ойладум!

Жанындағы курбу кызын Алмамбетке колукту болчу жан экен деп болжоп койдум. Аттарын да утуп алдым, биринчисинин аты Санирабийга, экинчи - Арууке экен, ошентип кан сарайына бет алдым. Аяктын багы да көрмөт экен, так ортосуна кан чатыры тигилиптир. Ичине кирип, отуруп алдым. Карасам, бир кезде кароолчулар чуру-чuu тушушуп жетип келишип, ким дегенсин, эмнеге кан ордуна отуруп алгансың деп устөкө-босток суроо жаадырышты. Көп күнкү журуштөрдөн кийин кийимидин да орою кетип калган. Ка-роол башы мени дервиш деп ойлоду окшойт: «Аш уйгө бар, курсагынды той-гузушат», - дейт. Мен: «Эй, көзүнду ач! Кан ордуна отурсам акым бар учун отуруп жаткандырмын! Мен силердин каныңар Атемирге кудалашайын, анын кызы Санирабийгага куда түшөйн деп келдим! Мен ал кызды көрүп, жактырып калдым», - дедим. Ошентсем аларың баягыдан беш-бетер чуу тушуп эле жатып калышты. «Анын жүзүн көрүүгө эч кимдин акысы жок болсо, кандын кызын кантит көрдүн?» - деп мага кыйкырып калышты. Карап турсам бир аздан соң чындал эле башымды алып салыша турганда. Жиним келип кетти. Мен да аларга: «Мени өлтүрсөнөр, бир эле чал өлүп калат. Мен кара-кыргыз уруусунан болом. Менин каным, албарстын каны сыйктуу эле, анын ар бир тамчысынан жуздөгөн жигиттер өнүп чыгат. Ошентип ал жигиттер келип тажиктерге кол сала турган болсо, силерден эмне калат, ья?» - деп бакырдым.

Ошол кезде Атемир кан жан-жөкөрлөру менен сарайдан чыгып келатыптыр. Мен жөнүнде айтканы кароолчулар аны карай жүтүруп калышты. Кейпи, Манас, сенин эрдиктерин туурасында ал да уккан көрүнбөйбү, мени дароо эле кабыл алды. Менден кантит куттууунун айласын аябай издеди, кызына дүйнөдө эч ким төлөй


Элек калын сурады. Ойлоп таппаганы жок, алтымыш төө сурады, анысы да жөн төө эмес, баштары кара ак төөдөн отузду, ак баштуу кара төөдөн дагы отузду дейт. Ага кошуп беш жуз ат сурады. Жүзу маңдайында жылдызы бар карагер, жузу кара күйрүктуу кызыл ат болсун дейт. Дагы карала, кула, тору аттар болсун дейт. Эки жуз уй сурады, алардын да енү ар түркүн: ак, кара, кула, карала-саала болсун дейт. Кейли Атемир мага, Манастын атасы Жакыпка ачык айттып баш тарткандан корктуу окшойт, ошондуктан ушинтип табышмактантып ийди. Мени баш тартат деп ойлоду көрунбөйбү. Ага кошуп эки мин кой сурады. Кырк мин алтын тыйын, мин жамбы сурады.


Мен кандын сөзүн бөлбөй баарын кунт кооп уктум да, мени коштоп жургөн Мендибайга: «Шарт боюнча куда тушуп келген кишилер тартуу бериши керек эмеспи. Куржунду бери апкелгилечи!» — дедим да, андан он күйма алтын, он күмүш жамбыны сууруп чыгып Атемирге сундум. Тим эле тажиктердин оозу ачылып, көздөрү чанактарынан чыгып кете жаздады! — Жакып кубанычын жашыра албай карсылдап кулуп калды.

Чынында эле Манас Жакып экөө мындай калынды таба алышмак эмес. Бирок, илгертен келаткан салт боюнча, кудага бараарда тууган аттуунун бири калбай жардам бермек абзел. А Манастын мен кыргызмын деген туугандары аябагандай бар эле. Ошентип ар ким Манаска төөсүн, атын, уюн же коюн кошумча кылууну милдетим деп санады.

Чоң кеңеште малды тажиктер сурагандан уч эсे көп беруу чечилди. Атемир күйөө баласынын берешендигин баалап алсын. Манас кыргыз элинин кучун көрсөтүш учун койчулардан, анан мал айдоочулардан тышкary алтымыш мин жоокерди өзү менен кошо кетти.







Манас менен Санирабийга

Анжыяндан Кейипке чейинки жол бир топ эле алыс. Жер жайнаган малдын туягынан чыккан чандан кундуң көзү көрүнбөй калгандай малды айдаган Манастын эли он эки күн удаасы менен жол журушуп, шаарга киргендे тажиктерге акыр заман келгендай эле болуп туюлду!

Баарынан кызыгы айкырган төөлөрдү, чандан урккөн аттарды, мөөрөгөн уйлар менен мараган койлорду жайгаштыруунун айласын таппай журушуп, күйөө бала менен анын кишилерин такыр эле эстеринен чыгарып коюшкансыды.

Ошондо Манас өргөөсүн шаардын сыйтына тикирди. Түндөсү ачуусу келгенден уктай албай да чыкты. Атемир Жакып менен Манасты ойлоп да койгон жок окшоду. Мынчалык калың көрбөгөн неме ақылынан айнып калгандай болду? Бир жагынан колуктусу жөнүндөгү ойлор да Манастын тынчын алды. Санирабийга өзу ойлогондой сулуу болду бекен? Акыры Манас чыдай албай кетти. Ажыбайды ээрчитти да, сарайды карай бет алыш жөнөдү. Бере албайт деген калынды болсо берди, эми колуктусун бир көрушүү керек эмеспи.

Манас менен Ажыбай кароолго күйма алтындан экини беришти да, кармалбай эле сарайдын дарбазасынан өтүп кетиши. Алар Санирабийганын сарайын тосуп турган камыштуу көлдөн да көлөк сымал бат эле өтүп кетиши. Кичинекей сарайдын тынчтыгын сактаган каз-өрдөктөр, куулар ун чыгармак түгүл, ойгонуп да коюшкан жок.

Ажыбай бир топ жамбы, анан күйма алтындан алды да, алдыга кетти. Ал кандын кызын ақылман Нааркул баштаган куралчан тогуз кыздын кайтараарын билүүчү.

Ажыбайдын келишин Манас чыдамсыздык менен күттү. Акыры Ажыбай да күйма алтындарын Нааркулгө белек кылып, сүйлөшүп келди. Нааркул кароолдогу кыздарды ээрчитип, алардын жолун бошотуп кетиптири.

Манас жүрөгү дүкулдөп, Санирабийга жаткан жерге кирди. Кенен бөлмөнүн ортосунда четтерине алтын карматылган көшөгө менен тосулган чоң керебет турат. Үстүнө чупөрөк жабылган чырак үйдүн ичин бүлбүл гана жарық кылат.

Манас керебетти жаап турган көшөгөнү өзүн карай булкуп алды эле, андагы пахтадан жасалган мамык төшөктөрдө ай десе айдай, күн десе күндөй сүлүү кыз уктап жатыптыр. Манас тушумбу же өңүмбү дегенсип, кыздын денесине колдорун акырын тийгизип көрдү эле, ага баары тен чындыктай сезилди.

Ошол кезде Санирабийга уйкусунан чочуп ойгонду да, көздөрү күйүп өзүн карап турган Манасты көрүп, кыргыз баатырынын сүрунө чыдай албай калтырап-титирип кетти.

— Сен кимсин? — деди коркүп кеткен кыз. — Биякка кантип кирдин? Бул жерге бир да эрекк кирбеши керек! Тез жооп бер, болбосо кароол келип, өлтүрүп коет!

— Мен Манасмын! Мен сага калың берип, үйлөнөйүн деп келдим! Мен бижекка сени көрөйүн деп өзүм келдим. Мен сен күйөөгө чыга турган Манасмын! Сени көрүүгө менин толук укугум бар, ошон учун жуурканынды сыйрып алдым. Керек болсо койнөгүндү сыйрып алам, — деп Манастын ачуусу келе тушту.

— Ачууланба баатыр! — деп эми Санирабийга Манасты жоошуuta баштады. — Эмне мынча ачуун келди? Мен айтканды түшүн да. Качан үйлөнгөнүндө анан мен сенин колуктуң болом, ага чейин атамдын үйүнүн абиийирин төкпөй кетип кал!

— Мен Манасмын! — деп көктөнду баатыр. — Менин атымды уккандын баары калтырап калат. Сен да маа баш ийишин керек!

— Сен кыргыздардын Манасы болсон, мен Кайбуунун Санирабийгасымын! — деп кыздын ачуусу келе тушту. — Көзүндү бул жерде жөн эле акырандата бербе! Эртеден бери эле «Манасмын, Манасмын дейсин!» Манас деп атап коюшса анан эмне демексин? Балким, мен да кызматкеримди Манас дээрмин! Койчумду да Манас деп чакырам. Дүкөнчүмдүн да, жоокеримдин да аты Манас. Тез жогол бул жерден, болбосо же сени, же өзүмдү өлтүрүп салам! — деп Санирабийга жаздыгынын алдындағы канжарын сууруп чыкты.

Жини аябай келген Манас кызды колго чапты эле канжардын мизи баатырдын алаканын тилип кетти да, килемге кан шорголоп калды.

Коркүп кеткен Санирабийга канжарын колунан тушуруп жиберип, эми Манаска чуркады. Манас аны туртуп жиберди да, сыртка чыгып кетти.





Каныкей

Жакып добулбастын бир калыпта чыккан үнүнөн ойгонуп кетти да, боз уйдөн атып чыгып, калың аскердин кыймылга келип калганын көрдү. Чатырдан чуркап чыгып жаткан жоокерлер, аттарын издеп жатышты. Карапында алар бирин бири сузуп, бир бирине кыйкырышып, курал-жарактарын тагынып жатышты. Тегерек бирпаста эле чуру-чуу болуп кетти.

— Эй, токтогула, эмне болуп кетти? — деп Жакып жоокерлерди токтото да албай, тыңғылыктуу жооп да уга албай койду.

Бир кезде өзүн көздөй шашып келатышкан Бакай менен Кыргылды көзү чалды.

— Манас жинди болуп калыпты! — деп кыйкырды Бакай. — Шаарды басып алып, кулун көккө сапырам дейт!

Баары чогулуп, Алмамбет, Ажыбай, Кутубийлер тынчыта албай жатышкан Манаска жетип келиши. Баатыр көлдө чакчелекей тушуп тырпырашкан каз-өрдөктөрдү туш келди аткылап жатыпты.

Чуркап жете келген Бакай Манастын колуна асылды эле, аны Манас Алмамбет жакка силкип таштады. Бурулуп атасы Жакыпты да ыргытмакчы болду эле, ал Манастын колуна асылып:

— Бул эмне кылганың, Манас? Биз саа эмне кылдык эле? Кызды алып келип көрсөтпөгөнүнө биз күнөөлүубузбү? Ачуун менен эми баарыбызды кырып сал! Акылыңа кел! Көзүндү ачып, тегерегинди кара. Балким кыздын келишине мен жолтоо болуп жаткандырмын? — деп кыйкырды.

Жинденген Манаска атасынын бул сөздөрү каттуу тииди. Ал бир аз тынчый тушту, бирок суро дагы эле каттуу эле.

— Аккуланы алып келгиле, — деп буюрду Манас, анан жан-жөкөрлөрунө

кайрылды, — менин силерге кылганым туура эмес болуп калды! Бирок, биз баары бир көпкөн Атемирди, кызы экөөн жазалашыбыз керек. Биз келгендеге тажиктердин каны тосуп чыгып да койгон жок, бизге караганда ага мал артык экен!

Ошол кезде дарбаза ачылып, калаадан атчандардын жоон тобу чыгып калды. Алар туз эле кыргыздардын жол башчыларын көздөй бет алышты. Алдыда Атемир, Санирабийга экөө келатышты. Кыргыздар атчандардын жармы кыздар экенин байкашты. Алардын кийгени алтын бастырылып тигилген чепкендөр эле.

— Урматтуу меймандар, — деди Атемир жете келип, — силерди күттүруп койгонубузга көптен-көп кечирим сурайм. Жер жайнаган майды айдап келип, бизди шаштырып койдунар. Урматтуу конокторубузга сыйлуу жайлар даярда-лып коюлган, бектерди ээрчисениздер.

Санирабийга атынан тушуп, Манастын жанына акырын басып келди да, баш ийип, баатырдын колунан кармап:

— Эгер таарынтып койсом, кечирип кой баатыр! — деди. — Мен жана эле уйленсөң сенин колуктун болом деп айтпадым беле!

Санирабийганын назик колу Манасты селт эттириди. Ал кыздын колун өз колуна алды. Эми экөөн бир өлүмдөн башкасы ажыратса да алмак эмес.

— Мана! Сен айтылган калынды төлөдүн, эми биз, Кайбуунун тажиктери биздин каныбыздын кызын сага берүүгө макулбуз, — деди Атемирдин вазири Абылкасым. — Баарыбыз силердин келишимге кубөбүз!

— Биз дагы кубөбүз! — деп шашып кетишти кыргыз уруу башчылары.

Манаска убакыт токтоп калгандай сезилди, ал колуктусунан көзүн албай арбалган немедей карап турду.

— Атемир каныбыздын кызы Санирабийга менен кыргыз каны Манастын никесин жарыя кылам! — деп элге катуу жарлык кылды Абылкасым. — Мындан бөлөк Манастын жан-жөкөрлөрүнө кырк кыз тартуу кылабыз!

— Манастын ар бир баатыры өзү жактырган кызын алсын! — деп кошумчалады Атемир.

Манастын жигиттери алактап калышты, беттери чумкөлгөн кыздарды кантип тандап алмаксын. Андай болсо кыздардын өзүлөрү тандашсын. Бири биринен откөн баатырларды көргөн кыздар да абдыраптап калышты.

Ошондо ат чабыш уюштуруп, кыздарды боз үйлөргө жашырмай болушту. Ар бир чыгып келген жигит жактырган боз үйүнүн жанында калсын деп чечиши. Андан соң кыздардын көзүн байлан, ар кимиси тизилип турган жигиттерден болочок күйөлөрүн өздөрү тандамай болушту. Акыры келип эле бир кудай жар кылдыбы же ким билсин, баары тен өздөрүнүн жактырган жубайланын таап жатышты.

Ошентип Алмамбет Аруукелүү, Бакай Нааркулдуу, Сыргак чүрөк Сыягулдуу, Ажыбай теңдешсиз Улугаттуу, Кутубий перинин кызы Кыяпать-

туу болуп калды, Манастын кырк чоросу бутундөй өз жуптарын таап алышты. Кийин кыргыздар Каныкей деп атап калган Санирабийга ар бир кыздын кооз жасалгалар, кымбат кездемелер, төшөнчү-жууркандар, алтындал жасалган кийим-кечектер сыйктуу өз энчисин кургуштөтүп берди.

Үйлөнүү тоюна Кайбуунун тажиктеринин баары келди. Манастын энеси, карып калган Чыйырды да кыргыз урууларынын тогуз жуз аялын ээрчитип тойго келди. Той кырк кун уланды. Келген меймандар тамак-аш менен оюн-зооктон чарчаشتады. Бул тойдун эң бактылуу кишилери Манас, Каныкей болду. Алар өмүр бою бирин бири издең жүрүшүп, эми кошулгандай болушту.

Арадан дагы миндерген жылдар закымдалаң, ал эми Манас, Каныкейдин аттары дайыма элдин эсинде калат.

Манас менен Каныкей бактылуу өмүр сурушту. Алар Семетей деген бала-луу болушту. Ал да атасы сыйктуу кыргыз элин данкка бөлөдү. Бирок, бул алдыда боло турган окуя.

Манастын улуу казаттары али алдыда. Азырынча бактылуу баатыр менен чуректөй сулуу Каныкейдин тоо уланып жатат. Өздөрүнүн канынын акылдууда, сулуу да кызга үйлөнгөнүнө кыргыз эли өзүнчө эле бир кубанычта!





R. Aliquin



«Көбү төгүн, көбү чын,
Көпчүлүктүн көөнүң үчүн,
Көрүп келген киши жок,
Көбөйткөн менен иши жок.
Күпүлдөтүп айтабыз
Көк жал Эрдин жөнүң үчүн...»

«Манас» эпосунан

